

**И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Д. 25.24.698 Диссертациялык көнеш

Кол жазма укугунда
УДК: 23.03 (575.2)

Матикеев Талантбек Курманалиевич

**ТЕЦИР-ТООНУН(ТЯНЬ-ШАНЬ) ЖАРАТЫЛЫШЫНЫН СЕКТОРЛУК
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН ЧАРБАДАГЫ МААНИСИ**

25.00.23 - Физикалык география, биогеография, топурактын географиясы
жана ландшафттын геохимиясы

**География илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн жазылган диссертациянын**

АВТОРЕФЕРАТЫ

Ош – 2024

Диссертациялык иш Ош мамлекеттик университетинин физикалык география, Кыргызстандын географиясы жана табият таануу концепциясы кафедрасында аткарылды

Илимий кеңешчи: жок

Расмий оппоненттер:

Жетектоочу мекеме:

Диссертациялык иш 2024-жылдын _____ saat 14:00де И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университетинин алдындагы география илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча түзүлгөн Д 25.24.698 диссертациялык кеңешинин жыйынында корголот.

Дареги: 720026, Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 51, 2-окуу имараты, жыйындар залы.

Диссертацияны коргоонун bbb-webinarдан онлайн трансляциялоонун идентификациялык коду: <https://vc.vak.kg/b/252-d42-kt5-ck9>.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 51), Ош мамлекеттик университетинин (723503, Ош ш., Ленин көчөсү, 331) илимий китепканаларынан жана КР Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын сайтынан таанышууга болот:

https://stepen.vak.kg/d_25_24_698/140424/

Автореферат 2024-жылдын _____ таркатылды.

Диссертациялык кеңештин окумуштуу
катчысы, география илимдеринин
кандидаты, доцент

Д.Т. Солпуева

ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Изилденип жаткан Төцир-Тоонун аймактары чоң аянты ээлеп жаткан өрөөндөрдөн (Талас, Чаткал, Ысык-Көл, Чүй, Ортоңку-Нарын ж.б.) жана тоолордон (Кыргыз Ала-Тоосу, Талас Ала-Тоосу, Фергана, Какшаал-Тоо, Тескей жана Күнгөй Ала-Тоолору) тургандыктан, алар геологиялык-тектоникалық өнүгүүсүнөн баштап, ландшафттык кабыктын бийиктик структурасына жана кендигине чейин бирдей эмес. Себеби алардын ландшафттык-динамикалық өнүгүүсү ар башка доордо түрдүү деңгээлде жүргөндүктөн, ландшафттык кабыгынын жана бийиктик алкактарынын калыптанышы ар башка мыйзам ченемдүүлүктүн астында өткөн. Бүгүнкү күнгө чейинки изилдөлөр илимий бир багыт боюнча жүргүзүлбөгөндүктөн, Төцир-Тоонун ландшафттынын бийиктик структурасы тоолуу аймактар үчүн колдонулуп келген трафареттик-алкактык бөлүнүүнүн негизинде жүргүзүлүп келген. Ошондуктан Төцир-Тоонун ландшафттык кабыктарынын бийиктик структурасынын өзгөчөлүктөрүн жаңы багытта талдоо зарылчылыгы келип чыккан.

Аймактын өзгөчөлүгүн төмөнкү факторлор далилдейт:

- кышында түндүктөн келген суук аба массасынын, жай айларында Орто Азия чөлдөрунөн келген ысык аба массасы менен батыштан келген нымдуу аба массасынын жана Борбордук Төцир-Тоонун «суук уюлунда» калыптанган муздак аба массасынын таасирлери аймактар боюнча айырмаланып тургандыгы;

- Төцир-Тоо Орто Азия жана Казакстан үчүн нымдуулуктун борбору болгондугу;

- Төцир-Тоонун 94%тен ашык аяныт дөнгөлиниен 1000 м бийиктике жайгашкан бир нече ири тоо кырkalарын (Талас Ала-Тоосу, Кыргыз Ала-Тоосу, Тескей жана Күнгөй Ала-Тоолору, Какшаал-Тоо, Фергана жана Чаткал тоолору) камтыган, көптөгөн кендик багытындағы батыш тарабы ачык бийик тоолуу-өрөөндүү аймак экендиги. Аймактын басымдуу бөлүгүн тоолордун түндүк капиталында шалбаа, токойлуу шалбаа жана токойлуу талаа; түштүк капиталында шалбаалуу талаа, кургак талаа жана талаа ландшафттары түзгөндүгү;

- тоо арасындағы ачык өрөөндөрдүн басымдуу бөлүгү кендиk багытына жакын орун алгандыктан, ландшафттын өзөгүн өрөөндөрдүн батышында талаа, тоолуу шалбаа, шалбаа; ал эми чыгышында талаа, шалбаалуу талаа түзгөндүгү; жарым чөл жана чөлдүү аймактар Орто Азия чөлдөрү менен Казак талааларынын уландысы экендиги, бийик тоо арасындағы өрөөндөрдүн таманындағы чөл жана жарым чөл аба массасынын инверсиясынын таасиринде калыптангандыгы;

- тоо арасындағы чункурдуктарда-жабык өрөөндөрдө (Тогуз-Торо, Кетмен-Төбө, Алайкуу ж.б.) кургак талаадан баштап, кар-мөңгүгө чейинки ландшафттык кабык өрөөндөрдү орогон абалдагы алкактык айлананы пайда кылгандыгы. Ири тоо кырkalарынын кошулган аймагындағы жабык өрөөндөрдүн бийиктик алкактары инверсиялык климаттык шарттын негизинде калыптангандыгы;

- Төцир-Тоонун аймактарындағы бийиктик алкактар изоляттык-жабык алкактардан тургандыгы, алардын “Алкактык аралашуу - Кош алкактуулук” теориясын түзүүгө эталон болгондугу.

Диссертациянын темасынын артыкчылыктуу илимий бағыттар, ири илимий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илимий мекемелерде жүргүзүлүүчү илимий-изилдөө иштери менен байланышы. Диссертациялык иш ОшМУнун Фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөр институтунда төмөнкү илимий долбоорлордун алкағында аткарылган: “Кыргызстандын физикалык географиясынын азыркы проблемалары: ландшафттын экзогендик процесстерин изилдөө, табигый ресурстарын үнөмдүү пайдалануу жана аларга жакын болгон тармактардын долбоорлору”. КР Өкмөтүнө караштуу Мам.каттоо №0007423, 16.04.2017-ж. №000748; “Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүдө жана жайгаштырууда ага жакын болгон экономиканын тармактарынын азыркы проблемалары”. КР Өкмөтүнө караштуу Мам.каттоо 12.02.2014-ж., №0007126; “Кыргызстандын тарыхый жана азыркы географиясынын проблемалары”. КР Өкмөтүнө караштуу Мам.каттоо 01.01.2018-ж., №0007523; “Курулуштарды курууда жана эксплуатациялоодо картографиялык материалдардын иштелмелери” деген темадагы долбоор. КР Өкмөтүнө караштуу Мам.каттоо 16.04.2017-ж., №0007484.

Изилдөөнүн максаты болуп Төцир-Тоонун бийиктик алкактарынын калыптанышынын экологиялык-генетикалык өзгөчөлүктөрүн жана таркалдуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн теориялык жактан негиздөө, Төцир-Тоонун түрдүү аймагындагы бийиктик алкактардын (альп, субальп, шалбаа, шалбаалуу токой, токой, токойлуу талаа, талаа, кургак талаа, жарым чөл жана чөл) өз алдынча алкактуулукка ээ эмес экендигин аныктап, аларды топтомунан экспозициялык бүтүн алкак пайда болгонун далилдеп, аларды типтерге (кургакчыл, жарым кургакчыл, орточо нымдуулуктагы, жогорку жана ашыкча нымдуулуктагы) бириктирип, алкактык бөлүнүү критерийин аныктоо, негизги фактор катары өсүмдүктөрдүн типтери менен рельефтин баскычтарын (ярустарын) кабыл алып, илимге “Алкактык аралашуу-Кош алкактуулук” теориясын сунуштоо, Төцир Тоонун аймагына кышында түндүктөн келген суук аба массасынын, жайында Орто Азия менен Казак чөлдөрүнө келген ысык аба массасы менен батыштан келген нымдуу аба массасынын жана Борбордук Төцир-Тоонун «суук уюлунда» калыптанган муздак аба массасынын тийгизген таасирлерин аныктап, секторлорго (Чаткал-Талас, Чүй-Кемин, Ысык-Көл, Ак-Сай-Сары-Жаз-Арпа, Ички Төцир-Тоо) жана подсекторлорго бөлүү саналат.

Коюлган максатка жетүү үчүн диссертациялык ишке төмөнкү милдеттер сунушталды:

- Төцир-Тоонун бийиктик алкактарынын пайда болушун, экологиялык-генетикалык өзгөчөлүктөрүн, таркалдуу жана жайгашшуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн, алкактарынын калыптанышын теориялык жактан негиздөө;

- Төцир-Тоонун аймактарындагы бийиктик алкактардын калыптануу мыйзам ченемдүүлүктөрүн, генетикалык өзгөчөлүктөрүн жана компоненттердин динамикалык байланыштарынын айырмачылыктарын талдан, секторлорго, подсекторлорго бөлүп кароо менен бийиктик алкактардын жогорку жана төмөнкү чек араларынын ареалдарынын түрүксүз абалда болушунун себебин талдоо, бийиктик алкактардын пайда болушунда күн радиациясынын,

nymduuluktuun tiiygitgen taasiirin analizdeө менен өсүмдүктөрдүн миграциялык багыттарын жана ылайыктануу флюорогенездик шартын далилдөө;

- ар бир сектордун жана подсектордун өзүнө мүнөздүү болгон бийиктик алкактарынын калыптанышын, калыптануу доорун, пайда болуу шартын жана алар изоляттык-жабык алкактардын топтому экендигин анализдеө менен алкактык бөлүнүү критерийин аныктоо;

- Төцир-Тоо аймагындагы экспозициялык алкактар көптөгөн капитал тоолорундагы изоляттык-жабык алкактардан куралганын далилдөө менен “Алкактык аралашуу-Кош алкактуулук” теориясын түзүү;

- бийик тоо арасындагы түрдүү багытта жайгашкан аймактардагы бийиктик алкактардын секторлук өзгөчөлүктөрүн талдап, ачык жана жабык өрөөндөрдөгү ландшафттык алкактардын калыптануу мыйзамын аныктоо.

Алынган натыйжалардын илимий жаңылыктары:

- Төцир-Тоонун аймактарын геологиялык-геоморфологиялык түзүлүштөрүнө жана климаттык шарттарынын окшоштугуна карап секторлорго жана подсекторлорго бөлүү **алгачкы жолу** сунушталды.

- Тоо арасындагы өрөөндөрдөгү чөл жана жарым чөл ландшафттары бүтүн алкак эмес, фрагменттик абалдагы «изоляттык-жабык алкак» экендиги аныкталды.

- Тоо капиталдарындагы субалкактар (субальп, кургак талаа ж.б.) өз алдынча алкак эмес, алкактык типтердин ортосундагы өтмө катар форма экендигин, алардын топтомунан алкактык бүтүндүүлүк-кош алкактын пайда болгондугу далилденип, “Алкактык аралашуу-Кош алкактуулук” теориясы коюлду.

- Азыркы мезгилге чейин трафарет катары бөлүнүп келген алкактар (кармөңгү, альп, субальп, токойлуу шалбаа, токой, токойлуу талаа, кургак талаа, жарым чөл жана чөл) жайгашуу орундарына жана компоненттеринин динамикалык байланыштарынын окшоштугуна карап, типтерге (кургакчыл, жарым кургакчыл, орточо кургакчыл, орточо, жогорку жана ашыкча нымдуулуктагы) *бириктируү илимге киргизилди*.

- Тоолуу тундра өз алдынча алкак эмес, өсүмдүктөрдүн петрофиттик жана галофиттик түрлөрүнүн анчалык чоң эмес аянттары экендиги такталып, аларды кар-мөңгү алкагынын арасындагы фрагмент катары кабыл алуу сунушталды.

- Бийик тоо арасындагы чункурдуктар менен өрөөндөрдөгү чөл, жарым чөл жана кургак талаа ландшафттарынын пайда болуу механизми аныкталып, алар бүтүн алкак эмес, изоляттык-жабык фрагмент (үзүндү) экендиги далилденип, алардын калыптанышында негизги фактор температуранын саны менен буулануунун саны экендигин тастыктаган *алкактык критерий илимге биринчи жолу жаңы багыт катары берилди*.

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси төмөнкү иштерди аткарууда маанилүү:

1. Төцир-Тоонун аймактарын геологиялык-геоморфологиялык, ландшафттык-алкактык түзүлүштөрүнө карап, физикалык географиялык райондоштурууда;

2. Бийиктик алкактардын калыптануу критерийин аныктаган алгачкы иш болгондуктан, келечекте тоолуу аймактардын ландшафтынын өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө;

3. Келечекте токойлордун түрлөрүн отургузууда алардын генезисин, миграциялык багытын, пайда болгон доорун жана климаттык шарттарын эске алып, алгачкы жолу пайда болгон климаттык шартка жакын аймактарга отургузууда;

4. Сунуш кылышын жаткан “Алкактык аралашуу-Кош алкактуулук” теориясы физикалык географиядагы жаңы багыт болгондуктан, келечекте тоолуу аймактардын ландшафттын таксономиялык бөлүктөргө бөлүүдө;

5. Келечектеги калктын санынын көбөйүшүн жана тамак-ашка болгон талаптардын өсүшүн эске алып, секторлорго жана подсекторлорго, айыл чарбасынын келечектүү тармактарына багыт берүүдө маанилүү.

6. Диссертациялык иштин жыйынтыктары жогорку окуу жайларда “Биогеография”, “Климатология”, “Геоморфология”, “Ландшафт таануу”, “Физикалык географиянын проблемалары”, “Орто Азиянын жана Казакстандын физикалык географиясы”, “Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы” дисциплиналарын окутууда колдонулуп, “География”, “Экология” жана “Туризм” багыттары боюнча бакалавр жана магистрлерди даярдоодо изилдөө иштеринде, окуу китеpterин жана окуу-методикалык колдонмоловорду иштеп чыгууда пайдаланылат.

Алынган жыйынтыктардын экономикалык мааниси. Ар бир сектордун өздөрүнө гана мүнөздүү болгон негизги чарбачылык тармактары бар. Алардын келечектеги өнүгүү багыттары, калктын социалдык-экономикалык абалына тийгизген таасирлери жөнүндөгү корутундуларды келечекте жайыттын деградациясын, мал чарбасынын өсүшүн болжолдоодо колдонууга болот. Мал чарбасынан алынган продукциялардын баасынын кескин жогорулоосунун коопсуздук маселесин чечүүгө жардам берет.

Диссертацияны коргоодо алып чыгуучу негизги жоболор. Изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде төмөнкү бүтүмдөр сунушталган:

- Төцир-Тоонун секторлорунун бийиктик алкактарынын өз алдынчалыгынын себептерин геологиялык-генетикалык, климаттык-экологиялык жана чөйрөлүк факторлордун негизинде талдап, азыркы күнгө чейин трафарет катары колдонулуп келген алкактардын (кар-мөңгү, альп, субальп, токойлуу шалбаа ж.б.) калыптануу шарттарын жана жайгашуу бийиктикерин тактап, «Алкактык аралашуу-Кош алкактуулук» теориясы алгачкы жолу сунуштоо;

- бийиктик алкактардын пайда болушунда негизги факторлор болгон күн энергиясы менен нымдуулуктун рельефтин баскычтары боюнча бөлүнүшүн далилдеп, алкактардын калыптануу критерийин аныктоо;

- тоо арасындагы өрөөндөрдөгү чөл, жарым чөл, кургак талаа ландшафттарынын пайда болуу себептерин талдап, аларды өз алдынча алкак катары кабыл албастан, айланасындагы алкактардан бөлүнүп калган

“фрагменттик аймак” болгондугун жана экспозициялык алкак көптөгөн фрагменттик алқактардын топтому экендинин далилдөө;

- Түндүк Төңир-Тоонун бийиктик алқактарынын калыптанышына чыгышынан Төңир-Тоонун “суук уюлунан”, түндүгүнөн Түндүк Муз океанынан, батышынан Орто Азия чөлдөрүнөн жана Казак талааларынан келген аба массаларынын секторлорго жана подсекторлорго бирдей эмес таасир эткендигинен, аймактык өзгөчөлүктөр калыптағандыгын аныктоо. Алардын калыптанышынын экологиялык-генетикалык өзгөчөлүктөрүн жана таркалдуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн теориялык жактан негиздөө.

Изденүүчүнүн жекече салымы. Диссертациялык иш Төңир-Тоонун жаратылышынын секторлук өзгөчөлүктөрү жана алардын чарбадагы маанисин комплекстүү изилдөө катары аткарылган.

1. Төңир-Тоонун түрдүү аймагындагы ландшафттын бийиктик алқактарынын климаттык шартка карай калыптанышынын мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктоо менен азыркы күндө колдонулуп жүргөн альп, субальп, шалбаа, шалбаалуу токой, токой, токойлуу талаа, талаа, кургак талаа, жарым чөл жана чөл ландшафттары өз алдынча бүтүн алкак эместиги далилденип, экспозициялык бүтүн алкак алардын фрагменттик топтому экендини аныкталды. “Алқактык аралашуу- Кош алқактуулук” теориясы илимге сунушталып жана алқактар типтерге бириктирилди. Типтердин калыптануу мыйзамын аныктай турган факторлор рельефтин ярусу (баскычы), күн радиациясы менен нымдуулук экендини далилденип,илимге алқактык бөлүнүү критерийи сунушталды.

2. Төңир-Тоонун аймагы таасир эткен негизги факторлордун өзгөчөлүгүнө карап, секторлорго (Чаткал-Талас, Чүй-Кемин, Ысык-Көл, Ак-Сай-Сары-Жаз-Арпа, Ички Төңир-Тоо) жана подсекторлорго (Чаткал, Талас, Чүй, Кемин, Ысык-Көл, Кочкор, Ак-Сай-Чатыр-Көл-Арпа, Суусамыр, Ортоңку-Нарын, Кетмен-Төбө-Тогуз-Торо) бөлүндү.

3. Талас-Чаткал секторунун бийиктик алқактарынын калыптанышында батыштан келген нымдуу аба массасы менен Орто Азия чөлдөрүнөн келген жайкы ысык аба массалары негизги фактор экендини тастыкталды.

4. Чүй-Кемин секторунун бийиктик алқактарынын калыптанышында түндүктөн келүүчү суук аба массасы менен Казак талааларынан жана чөлдөрүнөн келген ысык аба массалары негизги фактор экендини аныкталды.

5. Ысык-Көл секторунун бийиктик алқактарынын калыптанышында Борбордук Төңир-Тоонун “суук уюлунда” калыптанган муздак аба массасынын, Бoom капчыгайы аркылуу батыштан соккон улан шамалынын, чыгыштан соккон санташ шамалынын жана көлдүн бетинен көтөрүлгөн нымдуулук менен температуралын таасирлери негизги фактор экендини тастыкталды.

6. Ак-Сай-Сары-Жаз-Арпа секторунун бийиктик алқактарынын калыптанышында Төңир-Тоонун “суук уюлундагы” муздак аба массасынын жыл бою турушу негизги фактор экендини тастыкталды.

7. Ички Төңир-Тоонун бийиктик алқактарынын калыптанышында түндүктөн келген кышкы суук аба массасы менен Төңир-Тоонун «суук

уюлундагы» муздак абанын өрөөндөрдө уюп калышы (инверсиясы) негизги фактор экендиги аныкталды.

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын аprobацияланышы жана тастыкталышы. Диссертациялык иштин мазмуну жана натыйжалары: академик И.М. Ботбаевдин 90 жылдыгына арналган “Актуальные проблемы естественных и сельскохозяйственных наук” деген аталыштагы эл аралык илимий-практикалык конференциясында (Ош, март 2021); п.и.д., профессор Ш. Алиевдин 70 жылдык мааракесине арналган “Математика жана табигый илимдер санаиптештириүү шартында билим берүүнүн заманбап технологияларынын көйгөйү” аттуу конференциясында (Бишкек, июнь 2021), Ош мамлекеттик университетинин физикалык география, колдонмо геодезия жана табият таануу концепциясы кафедрасы менен экономикалык география жана туризм кафедрасынын көнчигицелген отурумунда (2023, 2024ж.) талкууланды.

Диссертациянын илимий жыйынтыктарынын басылмалардагы чагылышынын толуктугу. Диссертациялык иштин негизги жоболору жана жыйынтыктары “Төңир-Тоонун (Тянь-Шань) жаратылышынын секторлук өзгөчөлүктөрү жана алардын чарбадагы мааниси” деп аталган монографияда чагылдырылып, “Open Journal of Geology” (Калифорния АКШ, 2020), “Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Москва, 2016), “Вестник ОшГУ, Сер: биология, химия, география и сел. хоз-во” (Ош, 2020, 2021), “Наука. Образование. Техника” (Ош, 2021), “И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы” (Бишкек, 2021), “Московский экономический журнал” (Москва, 2021), “Вестник филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РГСУ” (Ош, 2021) сыйктуу эл аралык илимий-практикалык конференцияларда талкууланды жана жарык көрдү.

Жалпысынан диссертациянын мазмуну боюнча 1 монография, 12 РИНЦ, 2 Web of Science илимий макалалар жарыяланган.

Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү. Диссертациялык иш киришүүдөн алты балтан, корутундудан, 10 таблица, 17 сүрөт, 12 профиль жана 2 тиркеме, 161 колдонулган адабияттардын тизмесинен турат. Диссертациянын жалпы көлөмү 264 бет.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө диссертациялык иштин темасынын актуалдуулугу негизделүү менен анын максаты, милдеттери, алынган натыйжалардын жаңылыгы жана практикалык маанилүүлүгү көрсөтүлүп, коргоого алынып чыккан негизги жоболор, изденүүчүнүн негизги салымы, изилдөөнүн натыйжаларынын аprobацияланышы жана диссертациянын түзүлүшү чагылдырылды.

“Аймактык бөлүнуштөр жана изилдөөнүн тарыхы боюнча адабий обзор” деп аталган **биринчи баптын “Изилдөө тарыхы”** деген биринчи темасында илимий адабияттарды талдоо менен Төцир –Тоонун аймактарын изилдөө тарыхы, ал эми **“Төцир-Тоонун Орто Азиядагы орду”** деп аталган **экинчи темада** Төцир-Тоого Борбордук жана Орто Азиянын чөлдүү аймактарынын, Казак талаасынын тийгизген таасирлери каралды. **“Тоолуу аймактар”** деп аталган темада Төцир-Тоону курчап турган тоолордун таасирлери сыпатталса, **“Тоолордун багыттарынын таасири”** аттуу темада ландшафттын бийиктик структурасын калыптандырууда тоолордун багыттарынын ролу аныкталат.

Изилдөө тарыхы. Төцир-Тоону изилдөө тарыхы төрт этапка: революцияга чейинки этап, 1900-1917-жж. чейинки этап, 1918-1934-жж. чейинки этап, 1948-жылдан азыркы күнгө чейинки этапка бөлүнөт. **Биринчи этапта** (1869-1889-жж.) башка аймактар менен бирге өлкө таануу багытында А.В. Каульбарс, Ф.В. Петров, О.Ю. Рейнгардт, А.М. Фетисов, Т.В. Гордон, И.Т. Тролер, И.В. Мушкетов ж.б. изилдөө иштерин жүргүзүшкөн. **Экинчи этапында** (1900-1917-жж.) согуштук-стратегиялык багытта В.М. Девис, Д.Г. Кортес, Г.Ф. Миллер ж.б. тарабынан изилдөө жүргүзүлөт. Геологиялык түзүлүшү К.И. Аргентов, Д.И. Мушкетов, К.И. Богданович тарабынан изилденет. **Үчүнчү этапта** (1918-1934-жж.) СССР илимдер академиясынын, Орто Азия университетинин жана Кыргыз ССРНИн Край таануу институтунун кызматкерлери тарабынан түрдүү багыттагы изилдөөлөр уюштурулган. **Төртүнчү этапта** (1948-1985-жж.) изилдөөлөр Төцир-Тоонун бардык аймактарында геологиялык, геоморфологиялык, климатологиялык, гидрологиялык, геоботаникалык, физикалык географиялык ж.б. багыттар боюнча жүргүзүлөт. Климаттык изилдөөлөр - З.А. Рязанцева, Е.Н. Балашова (1960), С.К. Аламанов ж.б.; мөңгүлөрдү изилдөө - Н.Л. Корженевский (1930), А.П. Горбунов (1966), У.А. Атаканов ж.б.; дарыяларды изилдөө - Р.Д. Забиров (1962), М.Н. Большаков, В.Г. Шпак (1960), Т.М. Чодураев, А.Э. Эргешов ж.б.; өсүмдүктөрдү -М.М. Выходцев (1925-1926.), А.Г. Головкова (1960-1963) ж.б.; жаныбарларды изилдөө - В.И. Потапов (1937), С.Н. Наумов (1937), А.К. Кыдыралиев (1956) ж.б.; топурагын изилдөө - А.М. Мамытов, Ш.А. Аширахманов, И.В. Опонлендер (1960-1970) ж.б.; физикалык географиялык изилдөөлөр - М.К. Кадыркулов, С.Б. Байгутуев, Э.К. Азыкова, Т.Н. Кулматов, К.М. Матикеев, Д.Ш. Шакирбеков, Б.О. Орозгожоев (1965-1968) тарабынан жүргүзүлгөн. Ал эми теориялык, методологиялык жана прогноздоо багыты боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Диссертациялык иш бул багыттагы алгачкы изилдөөнүн жыйынтыгы болуп саналат.

“Геоморфологиялык комплекстери, бийиктиктік басқычтары жана изилдөөнүн методологиясы” деп аталған әқинчи бапта илимий изилдөө үчүн материалдарды издөө, тандоо жана талдоо ишинде теманын объектиси жана предмети такталып, изилдөө материалдары жана усулдары каралды.

Изилдөө объектиси. Түндүк-Төңір тоонун аймагындағы секторлор (Чаткал-Талас, Чүй-Кемин, Ысық-Көл, Ак-Сай, Сары-Жаз-Арпа жана Ички Төңір-Тоо) менен подсекторлор

Изилдөө предмети. Төңір-Тоонун бийиктиктік алқактарынын калыптанышынын экологиялык-генетикалық өзгөчөлүктөрүн жана таркалуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн теориялык багытта талдоо.

Аймактагы негизги геокомплекстерге: тоо, тоо этеги, тоо арасындағы өрөөндөр жана тоо этегиндеги түздүктөргө талдоо берилип, тоо геокомплекси жогорку, ортоңку жана төмөнкү бийиктиктеги тоолордон турараы такталды.

Жогорку бийиктиктеги тоо комплексинин аяны 84,7 мың km^2 (30,8%) барабар болуп, ага үч басқычтуу рельеф (катуу тилемеленген эрозиялык тип, жантайыңкылыгы 45-50° туу түзгөн тоо капиталдары, кар талаалары) мұнөздүү. Алқактардын узундугу 10 km ден 187 km ге чейин жетип, бүтүн алқактуулукту түзүп турат. Ал эми капитал тоолордо алардын аяны 2-2,5 km^2 жана узундугу 1-1,5² km ден төмөн болгондуктан, бүтүн алқактуулукка ээ эмес.

Орто бийиктиктеги тоо комплекси Төңір-Тоонун 3000-3500 m бийиктиктеги капитал тоолоруна таандык. Алардын басымдуу бөлүгү муздак аба массасынын таасиринде турғандыктан, түндүк жана түштүк капиталдары бирдей сандагы температураны жана жаан-чачынды алат, рельефтин бул комплексинде тоолуу шалбаа, тоолуу талаа, шалбаалуу токой жана токой ландшафттары калыптанган.

Төмөнкү бийиктиктеги тоо комплексине Төңір-Тоонун 2500-3000 m бийиктиктеги кеңдик багытына жакын жайгашкан тоолору (Арпа-Тектир, Карагатты, Кызыл-Омпол, Каштек ж.б.) кирип, батыштан келген жаан-чачын тоолордун түндүк жана түштүк капиталдарына бирдей санда түшүп, бадал-черлүү-токойлуу талаа жана талаа ландшафттары пайда болгон.

Аккумулятивдик комплекс тоо тектеринин қурамына жана геологиялык түзүлүшүнө карап, байыркы жана азыркы болуп әкиге бөлүнөт. Байыркы аккумулятивдик аймакка: адырлар басқычы (жогорку, ортоңку, төмөнкү бийиктиктеги адырлар) кирип, анда ландшафттын жарым кургакчыл типтери калыптанса, азыркы аккумулятивдик аймактарда ландшафттын кургакчыл типтери (үзүлгөн, кесинди) пайда болуп, алқактык бүтүндүүлүк бузулуп, изоляттык-жабык алқактар аралашып кеткен.

Тоо этегиндеги түздүктөр комплекси тоо арасындағы байыркы тектоникалык жаракада орун алған кеңири ойдуңдар менен түздүктөрдөн (Ысық-Көл, Кочкор, Жумгал, Чүй, Ат-Башы, Чаек, Кетмен-Төбө ж.б) туралуп, үстүнкү беттери тоолордон ташылып келинген тектер менен капиталып жатат, негизинен ландшафттын кургакчыл жана жарым кургакчыл типтери калыптанган.

“Климаттык факторлордун таасири жана алқактык калыптануу” деген үчүнчү бапта Төңір-Тоонун аймагынын ландшафттык кабығынын

калыптанышына климаттык факторлордун (булуттуулуктун, аба массаларынын, шамалдардын ж.б.) тийгизген таасирleri талданып, бийиктик алқактардын калыптануу мыйзамы аныкталат.

Аба массасынын таасири.

Төңир-Тоонун аймактарында бийиктик алқактардын калыптанышында аба массасынын багыттары негизги факторлордун бири болуп саналат. Ачык өрөөндөрде шамалдын басымдуу бөлүгү өрөөндөрдүн төрүнөн түздүктүү аймактарына карай согуп тургандыктан, абанын жайкы жана кышкы инверсиясы (уюп калуусу) пайда болбайт. Анын натыйжасында өрөөндөрдө ландшафттын кургакчыл тибинен баштап, ашыкча нымдуулуктагы типтери алқактык бүтүндүлүктүү түзөт. Ал эми жабык өрөөндөрдө абанын кышкы жана жайкы инверсиясынын натыйжасында жалпы экспозициялык алқактык мыйзам бузулуп, капиталдык (күнгөй, тескей) алқактар пайда болот, б.а. экспозициялык алқак бытыранды абалга келет.

Бул бөлүмдө азыркы мезгилде кабыл алыш жүргөн жалпы теориялык алқактуулук мыйзамы талданып, «Алқактык аралашуу-Кош алқактуулук» теориясы негизделет. Азыркы мезгилге чейин өз алдынча бөлүнүп келген алқактар алқактык типтерге (кургакчыл, жарым кургакчыл, орточо нымдуулуктагы, жогорку нымдуулуктагы, ашыкча нымдуулуктагы тип) бириктирилип берилет. Азыркы биз кабыл алыш жүргөн шалбаа, токойлуу шалбаа, талаа, чөл ж.б. бүтүн алқак эмес, изоляттык-жабык алқак экендиги аныкталат. Алардын калыптанышында тоолордун көтөрүлүшү «лифттин» кызматын аткарып, тоо этегиндеги өсүмдүктөрдүн генефонду тоо өрөөндөрүнүн ортоңку бөлүктөрүнө чейин сорулуп баргандыгы теориялык багытта талданды. Бул процессте өрөөндөр «шлангдын», ал эми кар-мөңгү алқагы «тормоздун» кызматын аткарғандыгы теориялык жактан негизделип берилди. Бул теориялык аныктаманы М.М. Пахомовдун (1965) «Түздүктөрдөгү өсүмдүктөрдүн генефонду плиоцен (3-1 млн жыл) жана плейстоцен (1000-750 миң жыл) доорлорунан бери тоо өрөөндөрүнө карай миграцияланып келе жатат деген пикири бекемдеп турат.

Булуттуулуктун таасири Булуттун топтолушу жаан-чачындын санынын көп же аз санда болушуна гана өбөлгө түзбөстөн, күндүн нурун тосуп, жер бетиндеги температуралын жогору же төмөн болушун да жөнгө салып турат. Жайгашу абалына карап, булуттар жогорку, ортоңку жана төмөнкү катмардагы булуттарга бөлүнөт.

Жогорку катмардагы булуттар (7-10 км) жогорку бийиктигеги тоо тоомдорунун (Хантөңир-Төңгри 7439 м, Матча 5599 м, Сөөк 5108 м, Аксайчин 6339 м, Какшаал-Тоо 7439 м, Сары-Жаз 5816 м, Ак-Шыйрак 5125 м, Сары-Тоо 5280 м, Күңгөй-Тоо 7439 м, Сары-Көл 7346 м, Жеңиш 7439 м ж.б.) айланасында атмосфералык фронтторду түзүп, 5000 мден жогорку бийиктигеги аймактарда жаан-чачындарды пайда кылат. Жаан-чачын кардын кристалллы жана кургак кар иретинде түшүп, тоо кырларында миндеген жылдардын ичинде азыркы кар-мөңгү ландшафтын жана тундра тибиндеги фрагменттик муздак чөлдү пайда

кылган. Себеби 9 кмден жогорку жайгашкан булуттардан жаан-чачындын 0,5% ке гана пайда болот.

Ортоңку катмардан келген булуттар орто бийиктигеги тоолордо жаан-чачынды (350-460 мм) пайда кылса, төмөнкү катмарда келген булуттардан адырлар алкагына (200-300 мм) жана тұздуктөргө (200-300 мм) жаан-чачын түшүп, селди пайда кылат. Анын таасиринде ландшафттын жарым кургакчыл тиби (кургак талаа, жарым чөл) калыптанат.

“Төңір-Тоонун компоненттик жана физикалық географиялық райондору” төртүнчү бапта каралып иликтенди. Төңір-Тоонун секторлук бөлүнүшүнүн өзөгүн аймактын физикалық географиялық, морфоструктуралық, геоморфологиялық, геоботаникалық ж.б. компоненттик айырмачылыктары түзөт. Алар илимий иште сунуш кылышкан секторлордун калыптанышында негизги факторлор болуп саналат. **Төңір-Тоонун** морфоструктурасы төмөнкү геоморфологиялық провинциядан (Чүй-Талас, Кочкор-Ысық-Көл, Сары-Жаз-Нарын, Ак-Сай, Чаткал-Фергана, Алай-Түркестан, Коң-Алай) турат.

Азыркы алқактық түзүлүш. Төңір-Тоонун тоолорунда бийиктик алқактар секторлордо төмөнкүдөй бийиктике калыптанган:

- **Чөл** Талас өрөөнүндө 900-1000 м, Чаткал өрөөнүндө 900 м, Ички Төңір-Тоонун өрөөндөрүндө 3200 м, Кетмен-Төбө өрөөнүндө 800-1300 м, Борбордук Төңір-Тоонун өрөөндөрүндө 2500-4000 м, Ысық-Көл өрөөнүндө 2500 м ге чейин, Чүй өрөөнүндө 530-800 м ге чейинки бийиктикерде, тоо этектеринде жана тоолордун арасында изоляттық-жабық аймак иретинде калыптанган, алкак эмес.

- **Кургак талаа** Таласта 1000-1200 м, Чаткалда 1900-1200 м, Ички Төңір-Тоодо 2000-2300 м бийиктике жайгашкан алқактуулукка ээ эмес, изоляттық-жабық алкак иретинде пайда болгон.

- **Кургак талаалуу сейректелген** токой Таласта, Суусамырда, Кетмен-Төбөдө, Чүйдө, Ички Төңір-Тоодо алқактық түзүлүшкө ээ эмес. Ал эми Ак-Сайда, Чатыр-Көлдө, Сары-Жазда жана Көөлүдө фрагменттик абалда калыптанган.

- **Сейректелген арча токой** Кетмен-Төбө менен Тогуз-Тородо 2000-2800 м бийиктике алкак иретинде кездешет. Калган аймактарда фрагменттик абалда таркалган.

- **Токойлуу талаа** Кетмен-Төбөдө 1300-2000 м, Кеминде 1700-1900 м, Ички Төңір-Тоодо 3400-3700 м, Чүйдө 1000-1200 м, Ак-Сайда 3100-3600 м, Арпада 2800-3000 м ге чейинки бийиктике алқактық бүтүндүлүктү пайда кылган.

- **Тоолуу кургак талаа** Арпада 3000-3500 м, Суусамырда 2000-2200 м, Кеминде 1000-1300 м, Кетмен-Төбөдө 800-1000 м, Кочкордо 1800-2500 м, Ички-Төңір-Тоонун өрөөндөрүндө 2600-3000 м, Чүйдө 900-1100 м бийиктике изоляттық-жабық алкак иретинде фрагменттик абалда жайгашкан, алқактық бүтүндүлүккө ээ эмес.

- **Субальп жана альп шалбаасы** көптөгөн тоолордо өз алдынча алқактуулукка ээ эмес, фрагменттик абалдагы изоляттық-жабық алқактар биригип, шалбаа алкагын түзүп турат. Ак-Сайда 3100-3600 м бийиктике,

Арпада 3800 м чейинки бийиктике, Эңилчекте 2800-3100 м бийиктике жайгашкан. Сары-Жаз тоолорунда тоолуу талаа иретинде калыптанган.

- **Кар-мөңгү** Сары-Жазда 3900 м ден, Ак-Сайда 3800-4200 м ден, Арпада 3000 м ден жогорку, Чатыр-Көлдө 3900-4000 м ден, Кыргыз Ала-Тоосунда 3500 м ден, Тескей Ала-Тоодо 3500 м ден, Какшаал-Тоодо 3800 м ден жогорку бийиктике жайгашып, алкактык бүтүндүүлүктү түзүп турат. Көптөгөн тоолордо алкактуулуга ээ эмес.

Ири тоо кыркаларында алкактык бүтүндүүлүк тоо экспозициясынын багыты боюнча жүздөгөн чакырымга созулуп, бийиктик диапазону тоо баскычтарына (жогорку, ортоңку, төмөнкү бийиктике тоолор жана адырлар) дал келип, көпчүлүк учурда эки же үч изоляттык жабык алкактардан калыптанат. Төцир-Тоонун тоолорунда ар бир бийиктик алкагы эки аралаш алкактык катардан (кургакчыл жана орточо нымдуу), ал эми Борбордук Төцир-Тоонун тоолорунда – жогорку жана ашыкча нымдуу алкактык катарлардан куралган. Кургакчыл алкактар тоолордун күнгөй капиталдарында, орточо нымдуулуктагы алкактар тоолордун тескей капиталдарында пайда болгон. Экспозициялык алкактык бүтүндүүлүк - жалпы көрүнүш, ал - көптөгөн капитал тоолорунун майда алкактарынан куралган изоляттык-жабык алкактардын топтому.

Алкактык аралашуу-Кош алкактуулук

Бийиктик алкак өрөөндөрдүн түбүнөн баштап, тоо кырларына чейин климаттык көрсөткүчтөрдүн (температуранын, нымдуулуктун), эндогендик процесстин натыйжасында тоо тектеринин жайгашуусунун, топурак жана өсүмдүктөр катмарынын өзгөрүп барышынын жана алардын айырмасынын негизинде калыптанат. Факторлордун бирдей эмес таасир этишинен тоо капиталдарында алкактар жамаачы (лоскут) сымал, аралаш (фрагменттик) абалда жайгашкан, алардын топтомунан “кош алкактуулук” пайда болгон. Биринчи фактор болуп «ар бир 100 м аралыкта температура 0,5–0,6°га көтөрүлүп же төмөн түшүп турат, 100 м аралыкта буулануу ±5,0 мм ге азайып же көбөйүп барат» деген аныктама саналат. Бул аныктама Кыргыз ССРнин атласында жана Кыргыз ССРнин гипсометриялык картасында так көрсөтүлгөн. Күн радиациясынын жылдык саны экинчи фактор болуп саналат. Күн радиациясынын жылдык саны анын ачык же бүркөк болушу менен байланыштуу болуп, ченем saat өлчөмү менен берилет (Э.М. Шихлинский, 1969; В.Н. Балашова, 1960; Л.В. Селеустьев, 1947; З.А. Рязенцева, 1965; Чинь-Цзя-Чэнь, 1988; Чжан-Бао-Кун, 1957 ж.б.). Күн радиациясынын жылдык саны өрөөндөрдүн түбүнөн тоо кырларына чейин өзгөрүп турат. Күн энергиясынын кубаты орточо алганда бир сантиметр чарчы аянтта 300-400 м бийиктике 125-128 ккал, 1000 м бийиктике 136 ккал, 2600 м бийиктике 140-148 ккал, 3000 м бийиктике 150-155 ккал, 4000 м бийиктике 160-175 ккалны түзөт. Бул көрсөткүч рельефтин баскычтары менен дал келип турат. Үчүнчү фактор болуп күн радиациясынын жылдык суммасы саналат. Күн радиациясынын жылдык суммасы Чүй өрөөнүндө -2590 saatты, Кемин өрөөнүндө - 2884 saatты, Ак-Сай өрөөнүндө - 2790 saatты, Чатыр-Көлдө - 2550 saatты, Арпада - 2600 saatты, Ортоңку-Нарында - 2537 saatты, Төмөнкү-Нарында - 2400 saatты, Суусамырда

- 2660 саатты, Кетмен-Төбө менен Тогуз-Тородо - 2500-2800 саатты, Түптө-2670 саатты, Жогорку-Нарында - 2965 саатты, Чаткалда - 2849 саатты түзөт (Кыргыз ССРнин атласы, 1979). Төртүнчү фактор болуп нымдуулуктун саны саналат. Нымдуулуктун саны жаан-чачындын жылдык саны менен байланыштуу болуп, өсүмдүктөрдүн өсүшүн камсыз кылат. Бешинчи фактор болуп Төцир-Тоонун аймагынын татаал орографиялык түзүлүшү саналат, ал жаан-чачындын аймактарда бирдей эмес көлөмдө түшүшүнө алып келген. Анын таасиринен өсүмдүктөрдүн түрлөрү белгилүү бир аймактарда басымдуу абалда калыптанган. Чаткал өрөөнүндө жаан-чачындын жылдык орточо саны 500 *мм* ден 1000 *мм* ге чейин жетип, үч гипсометриялык деңгээлде (500-700 *мм*, 600-700 *мм*, 700-800 *мм*) түшөт. Талас өрөөнүндө жылдык жаан-чачындын саны 297-700 *мм* ге чейин жетип, төрт гипсометриялык деңгээлде (297-342 *мм*, 342-400 *мм*, 400-500 *мм*, 500-700 *мм*) түшөт. Чүй өрөөнүндө жылдык жаан-чачындын саны 471 *мм* ден 900 *мм* ге чейин жетип, беш гипсометриялык деңгээлде (471-488 *мм*, 488-593 *мм*, 593-700 *мм*, 700-800 *мм*, 800-900 *мм*) түшөт. Ысык-Көл өрөөнүндө жылдык жаан-чачындын саны 144 *мм* ден 800 *мм* ге чейин жетип, алты гипсометриялык деңгээлде (144-200 *мм*, 200-300 *мм*, 300-350 *мм*, 350-400 *мм*, 400-450 *мм*, 450-600 *мм*) түшөт. Борбордук Төцир-Тоонун аймагында жылдык жаан-чачын 230-400 *мм* дин айланасында үч гипсометриялык деңгээлде (200-250 *мм*, 250-300 *мм*, 300-400 *мм*) түшөт. Ички Төцир-Тоонун аймагында жылдык жаан-чачындын саны 200 *мм* ден 500 *мм* ге чейин жетип, үч гипсометриялык деңгээлде (244-300 *мм*, 300-400 *мм*, 400-500 *мм*) түшөт. Алтынчы фактор болуп рельефтин баскычтык (ярустары) түзүлүшү саналат. Кыргыз ССРнин атласынын маалыматы боюнча, Төцир-Тоонун рельефи сегиз баскычтуу түзүлүштөн турат. Биринчи баскыч-1000 м ге чейинки бийиктиктеги түздүктүү аймактар (5,8%), экинчи баскыч-1000-1500 м төмөнкү бийиктиктеги адырлар (7,5%), үчүнчү баскыч - 1500-2000 м ортоңку бийиктиктеги адырлар (15,1%), төртүнчү баскыч - 2000-2500 м жогорку бийиктиктеги адырлар (14,1%), бешинчи баскыч - 2500-3000 м төмөнкү бийиктиктеги тоолор (16,1%), алтынчы баскыч - 3000-3500 м ортоңку бийиктиктеги тоолор (17,8%), жетинчи баскыч - 3500-4000 м жогорку бийиктиктеги тоолор (16,2%), сегизинчи баскыч - 4000 м ден жогорку бийиктиктеги тоолордан (6,8%) турат.

Изоляттык-жабык алкактардын аралашуусу бардык алкактарга таандык болгон көрүнүш. Кабыл алышып келген альп, субальп, токой, талаа ж.б. бийиктик алкактардын эч бири өздөрүнө гана таандык болгон жалгыз алкактар эмес. Алар бийиктиги боюнча бири-бирине жакын болгон субалкактардын фрагменттеринен куралган алкактар.

Радиациялык жылуулук бир сантиметр аянтта 125-128 *ккал*, буулануунун саны 0,8 *мм* ди, жаан-чачындын саны 297-300 *мм* ди, январь айынын температурасы $-2\text{--}4^\circ$, июль айыныкы $+28\text{--}30^\circ$ болгон аймактарда чөл; радиациялык жылуулук 136 *ккал*, буулануунун саны 0,7 *мм*, жаан-чачындын саны 297-300 *мм*, январь айынын температурасы $-4\text{--}5^\circ$, июль айыныкы $+26\text{--}28^\circ$ та болгон аймактарда жарым чөл; радиациялык жылуулук 130 *ккал*, буулануу 0,6

мм, жаан-чачындын саны 320-340 мм болгон аймактарда кургак талаа, изоляттык-жабык алкактары фрагмент түрүндө пайда болгон.

Ландшафттын орточо нымдуулуктагы тибинин мүнөзүн аныктоочу негизги фактор болуп рельефтин баскычтык түзүлүшү жана аймактык өзгөчөлүктөрү саналат. Тип жайгашкан алкактарда жаан-чачындын орточо саны 340-380 мм ди, буулануунун саны бир чарчы сантиметр аянтта 0,5-0,6 мм ди, күн радиациясынын саны 120-130 кка лны, жаан-чачындын жылдык саны 340-400 мм ди түзгөн жерлерде **токойлуу талаа** калыптанган. Айырмачылык бууланууда ± 1 мм ди, күн радиациясында $\pm 10-20$ ккал ны, жаан-чачында ± 20 мм ди түзөт.

Токой ландшафтынын аныктоочу фактору болуп рельефтин басымдуу бөлүгүнүн орто бийиктиктери тоо баскычында (яруста) жайгашканыгы, жылдык жаан-чачындын санынын 500-600 мм дин айланасында түшүшү, күн радиациясынын жылдык суммасынан 2590 saatтан (Чүй өрөөнү) 2945 saatка (Нарын өрөөнү) чейин болушу; күн энергиясынын кубатынын бир чарчы сантиметр аянтта 140-145 ккал дан 150-155 ккал га чейин болушу, январь айынын орточо температурасынын $-18-20^{\circ}$ тун айланасында, июль айыныкы $+18-21^{\circ}$ тун айланасында, буулануунун санынын бир чарчы сантиметр аянтта 0,7-0,8 мм дин айланасында болушу саналат.

Жогорку нымдуулуктагы типке шалбаалуу талаа, токой, альп жана субальп шалбаалары таандык. Алардын жайгашуу аймактары, бийиктиктери жана диапазону (кендиги) бирдей эмес, климаттык факторлордун таасиринин жакындыгынан пайда болгон. Типтин ичиндеги шалбаа, токойлуу шалбаа, токой, бийик тоолуу талаа жылдык жаан-чачындын санындагы $\pm 10-15$ мм, буулануудагы $\pm 0,1-2$ мм, күн радиациясынын кубаттуулугундагы $\pm 50-60$ saatтык, январь жана июль айларынын температурасындагы $\pm 1-2^{\circ}$ тан айырмачылыктан пайда болгон. Ашыкча нымдуулуктагы тип - байыркы мөңгүнүн уландысы, тоо тундрасы - байыркы мөңгүнүн алдынан бошогон талкаланган тоо тектеринен турган муздак чөл. Алар байыркы жана азыркы мореналар жайгашкан тоо тундрасы менен альп шалбаасынын ортосундагы аймактар. Кар-мөңгү - алардын топтомуна кирген алкактык бүтүндүүлүк (5.2-таблицасы).

5.2. таблицасы» – Төнгир-Тоонун айрым аймактарында ландшафттын типтеринин жана субалкактарын калыптастыруучу критерийлердин (чен бирдиктери) ортолоштурууп алынган көрсөткүчтөрү (Т.К. Матикеев2021)

Ландшафттардын типтери (m)	Рельефтин баскычтары (m)	Ландшафттык субалкактар	Жаан-чачынын жылдык саны (мм)	Күн энергиясынын 1 см ² аянтка кеткен чыгымы (Ккал)	Күн радиациясынын жылдык орточо көрсөткүчү (саат)	Буулануунун жылдык саны (мм)	Январь айынын орточо температурасы	Июль айынын орточо температурасы (градус)	+10 °ашык болгон активдүү температурадын суммасы (градус)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кургакчыл тип (500-1000 м)	600 мге чейинки түздүктөр. 600-1000 мге чейинки түздүктөр	1. Чөл	297-342	125-128	4000-4500	1000-1400	-2-4	+24-28	Чүй(бат) 4000 (±) Талас(бат) 3500-4000(±)
		2. Жарым чөл	200-210	118-130	4500-4000	1100-1000	-2-4	+23-25	
Айырмачылыктар									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жарым кургакчыл тип (700-1000 м)	Төмөнкү бийиктиктеги адырлар (500-1000)	1.Кургак талаа	200-230	136-137	3500-4000	1200-1400	-4-8	+20-24	Талас (бат.) 3000 (±) Чүй (бат.) 3500 (±) Чүй (чыг.) 2000 (-) Талас (бат.) 3500 (+)
		2. Талаа	250-280	137-138	3500-4000	1400-1500	-4-9	+22-24	
Айырмачылыктар									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Орточо нымдуулуктагы тип (1000-3000 м)	Ортобийиктиктеги адырлар (1000-1500)	1. Сейрек токойлуюу талаа	400-420	140-160	3000-2500	1000-900	-8-10	+20-22	Чүй (бат.) 3500 (+) Талас 3000-2000 (+) Чүй 2500-3000 (+) Бісык-Көл 2000-3000(+)

	Жогорку бийиктикеги адырлар (1500-2000)	2. Сейрек токойлуу-шалбаалуу талаа	470-480	160-170	2400-2500	900-1000	-8-6	+16-20	Чаткал 3000 (+) Нарын 1320 (+)
		3. Талаа	460-480	180-200	2600-2700	800-900	-10-12	+20-22	
	Айырмачылыктар		±10-20	±10-20±	±100-500	±100	±6	±2-4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Тоо арасындагы түздүктөр	4. Талаалуу шалбаа	488-593	150-155	Чүй 2590 Кемин 2851	1000-800	-20-24	+12-16	Чүй 2500-2700(+) Кемин3000(+) Каракол 3000(+) Сон-Көл(-) Кетмен-Төбө 705(+)
		5. Сейрек токойлуушал баа	500-550	160-165	Ортоңку- Нарын 2537	800-600	-22-24	+12-14	
		6. Талаа	450-500	163-160	Төмөнкү- Нарын 2400 Түп 2670	900-800	-15-22	+10-12	
	Айырмачылыктар		±50-100	±5-6	±253-254	±200	±2-5	±2-4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жогорку нымдуулуктагы тип (3000 мден жогору)	Орто бийиктикеги тоолор (3000-3500 м)	1. Токой	500-600	100-175	Ак-Сай 2700	100-200	-20-25	-19-20	Ак-Сай 3450 (-)
		2. Токойлуу шалбаа	600-700	100-150	Чатыр-Көл 2849	400	-20-25	-19-20	Чатыр-Көл 2595 (-)
		3. Шалбаа (альп, субальп)	400-450	130-150	Арпа 2600	400	-20-25	+17-18	Арпа 2595 (-) Ак-Шыйрак 1250 (-) Жогорку- Нарын 1920 (-)
					Ак-Шыйрак 2350	600	-18-20		
					Кетмен-Төбө 2500	600	-18-20	+25	
		4. Талаалуу шалбаа	400-500	120-150	Кетмен-Төбө-Тогуз-Торо 2900 Сүсүсамыр 2600	400-600 450-460	22-25 -15-20	+23-25 +16-17	Ортоңку -Нарын 1320 (+) Төмөнкү -Нарын 1250 (-) Сон-Көл 1000 (-)
	Айырмачылыктар		±100-150	±15-20	279,4	200-210	-22	+16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ашыкча нымдуулуктагы тип (3500 мден жогору)	Жогорку бийиктикеги тоолор (3500 м)	1. Тундра	300-350	10-20	-	0 дөн төмөн	-29-20	0 дөн төмөн	
		2. Кар-мөңгү	300-350			0 дөн төмөн	-29-30	0 дөн төмөн	
	Айырмачылыктар		аз	аз	аз	аз	аз	аз	аз
Шарттуу белгилер	+ жогору		-төмөн						

“Секторлук өзгөчөлүктөр” деп аталған **бешинчи бапта** физикалык географиядагы жалпы мыйзамдуулуктун негизинде секторлук маселеси талданып, тоолордун бағытынын секторлукка тийгизген таасирлери аныкталат. Сектор-географиялық бүтүн алқактын бир бөлүгү, нымдуулук менен күн энергиясынын ландшафттық кабыкка бирдей әмес санда таасир этишинин натыйжасында калыптанат.

Секторлуулук бардык тоо кыркаларына, өрөөндөргө жана жаратылыш алқактарына мұнөздүү болгон көрүнүш, **үч сектордон** (эки четки, бир борбордук) турат. Четки секторлор аймактардын мұнөзүн аныктабайт, алар чектеш секторлордун өтмө катар формасы, борбордук сектор аймак үчүн **эталон** болуп саналат (Т.К. Матикеев, 2021). Тәңир-Тоонун физикалык географиялық процесстері бул мыйзамга толук баш ийет. Секторлук проблемасын алгачкы жолу Т.Д. Рихтер көтөрүп, 1971-жылы А.Г. Исаченко тарабынан толукталып, К. Троль тарабынан колдоого алынган. Орто Азияны изилдеген окумуштуулардын әмгектеринде кездешпейт. Бул бағытта диссертация – Орто Азия менен Кыргызстандын аймагындағы жүргүзүлгөн **алгачкы** илимий изилдөөнүн жыйынтығы. Физикалык географиялық факторлордун таасир эткен өзгөчөлүгүнө карап, Тәңир-Тоону төмөнкүдөй секторлорго бөлүгө болот:

- Батыштан келген нымдуу аба массасы менен Орто Азия чөлдөрүнүн ысык аба массаларынын таасиринде турган батыш аймактар. Бул аймактарда Талас, Чаткал жана Туркестан секторлору жайгашкан.

- Жайында Казак чөлдөрүнүн, кышында тұндуктөн келүүчү суук аба ағымынын таасиринде турган тұндуқ аймактар. Бул аймакта Чүй-Кемин, жана Ысық-Көл секторлору орун алган.

- Памир жана Мургаб антициклондорунун жана Орто Азиянын чөлдөрүнүн таасиринде турган аймактар. Бул аймакта Алай-Түркестан жана Чон-Алай секторлору жайгашкан.

- Ысық жана муздак аба массаларынын инверсиясынын (уюп калышынын) таасиринде турган аймактар. Бул аймактарда Алайкуу, Кетмен-Төбө, Борбордук Тәңир-Тоонун айрым өрөөндөрү, Тогуз-Торо-Казарман ж.б. чункурдуктар жайгашкан.

- Батыштан келген нымдуу (жазында, жайында) аба ағымынын, Памир жана Мургаб антициклонунун (кышында), жайык *керимсел* шамалынын таасиринде турган аймак. Бул аймакта Фергана өрөөнү менен Кичи-Алай, Академик Адышев тоо кыркалары жана Фергана тоолору туташкан Түштүк-Чыгыш Фергана сектору жайгашкан.

- Жеринин бетинин басымдуу бөлүгүн ачык өрөөндөр түзгөн аймактарга Чүй-Кемин, Чаткал-Талас секторлору кирип, батыш шамалдар ағымы өрөөндөр арқылуу алардын жогорку бөлүгүнө чейин бирдей таасир эткендиктен, өрөөндөрдөгү чункурдуктарда жана тоо капиталдарында ландшафттық алқактар аралашкан абалда пайда болгон.

- Жеринин бети сырт тибиндеги бийик тоолуу жабык өрөөндөрдөн турган аймактарда (Борбордук Тәңир-Тоо, Тескей Ала-Тоо, Ысық-Көл) кыш айларында

түндүктөн келген суук аба массасынын таасири чоң болгондуктан, бийиктик алкактардын басымдуу бөлүгүн тоолуу-талаалуу шалбаа түзүп калган.

- Бийик тоолуу ачык өрөөндөрдө (Ак-Сай, Чатыр-Көл, Суусамыр, Сары-Жаз, Арпа ж.б.) ландшафтын өзөктүк алкагы болгон альп талаасы менен кармөңгү алкактары калыптанган. Бул аймактарда Орто Азиянын чөлдөрүнөн келген жайкы жылуу аба массасынын таасири жок, Төцир-Тоонун «суук уюлунун» аба массасы үстөмдүк кылат.

- Ысык жана муздак аба массаларынын инверсиясынын (уюп калуусу) таасиринде турган жабык өрөөндөрдө (Алайкуу, Кетмен-Төбө, Кожо-Ашкан-Зардалы, Тогуз-Торо ж.б.) бийиктик алкактар аралашкан абалдагы изоляттык-жабык капитал алкактарынан куралып, алкактардын экспозициялык бирдиктүүлүгү бузулган. Алкактар чункурдуктарды ороп, шакек сымал абалда калыптанган.

“Сектор” деген аныктама “аймак” деген сөздүн синоними. Физикалык географиялык жактан талдаганда, аймакты подалкакжеподаймак деп бөлүгө болбөйт. Ошондуктан илимий иште **сектор** аныктамасы кабыл алынып, ал подсекторлорго, б.а. экинчи чоңдуктагы бөлүктөргө бөлүнүп, берилди.

Секторду бөлүүдө эң чоң аба агымдарынын таасири, климаттык шарт жана ири тоо кыркаларынын экспозициясы негизги фактор болуп саналат. **Подсекторлор** чоң аймактардын ичиндеги тоолордун ортосунда жайгашкан чункурдуктар менен ойдуңдарда суук жана ысык аба массаларынын инверсиясынын таасиринде калыптанган аймактар. Аталган факторлордун узак мезгилден берки айырмачылыгынан Төцир-Тоонун аймагында төмөнкү секторлор жана подсекторлор калыптанган. Алар: **Чаткал-Талас сектору** (Талас, Чаткал); **Чүй-Кемин сектору** (Чүй жана Кемин); **Ысык-Көл сектору** (Тескей жана Күнгөй Ала-Тоо, Кочкор); **Ак-Сай-Сары-Жаз-Арпа сектору** (Ак-Сай-Чатыр-Көл-Арпа; Сары-Жаз-Эңилчек); **Ички Төцир-Тоо сектору** (Суусамыр, Жумгал-Соң-Көл, Кетмен-Төбө-Тогуз-Торо, Ортоңку-Нарын «5.1-сүрөтү»).



Төңир-Тоонун секторлорго бөлүнүшүнүн негизги **себеби** болуп төмөнкү факторлор саналат:

- Төңир-Тоо Азиянын өзөгүндөгү бийик тоолуу аймактардын (Гималай, Тибет, Памир ж.б.) ортосунда жайгашкандыктан, батыштан келген нымдуу аба массасынын топтолгон жери, б.а. Төңир-Тоонун Орто Азия жана Казакстан үчүн жаан-чачынды пайда кылуучу аймак экендиги;

- Төңир-Тоо дөңиз деңгээлинен жогорку бийиктике жайгашканына карабастан (орточо бийиктиги 1500 м), жарым-жартылайы эң кургакчыл аймак болуп, айрым өрөөндөрдө чөл ландшафтынын 3400 – 3600 м бийиктикке чейин таркалганы;

- Борбордук Азиянын ландшафты төмөнкү мезозой (триас 235 млн. ж) доорунан баштап калыптанса, Төңир-Тоонун ландшафты бор доорунан баштап (32 млн. ж) калыптана баштаганы, Борбордук Азиянын ландшафты Төңир-Тоого салыштырганда байыркы болгондуктан, таксономиялык бөлүнүшү боюнча анчалык татаал эместиги;

- Төңир-Тоонун тоолору бардык тараптан келген өсүмдүктөрдүн миграциялык ағымынын топтолгон аймагы болуп, анда өсүмдүктөрдүн түрдүк жана түркүмдүк курамы бөлүнгөн-фрагменттик абалда өскөндүктөн, бүтүндөй Төңир-Тоо аймагынын, ошону менен бирге секторлордун ландшафтынын татаал түзүлүштө болушуна алыш келгендиги;

- Төңир-Тоонун ландшафтынын көп түрдүүлүгү, татаал тектоникалык-геоморфологиялык түзүлүшү, алардын таасиригин астында калыптанган климаттык шарт, бардык тараптан жылжыган өсүмдүктөрдүн топтолуу борбору болгондугу менен байланыштуу. Алардын таасиригин астында алкактуулук мыйзамына дал келбegen көптөгөн фрагменттик изоляттык-жабык алкактардын калыптангандыгы, дарыя бойлорундагы токойлор өрөөндөр менен бирдей мезгилде пайда болгондугу;

- Төңир-Тоо Орто Азия менен Борбордук Азиянын бириккен аймагында орун алгандыктан, анын ландшафты эки чоң физикалык географиялык өлкөлөрдүн ландшафтынын жыйындысы болуп, бийиктик алкактарынын кайталанып турушу. Айрым бир аймактарда бул мыйзам ченемдүүлүктүн кайталанышы, көпчүлүк тоолордун бийиктик алкактарынын 60-70% бул мыйзам ченемдүүлүккө баш ийбегендиги;



- Орто Азия - жаратылыш шарты боюнча өзгөчө абалдагы бири-бирине окшобогон физикалык географиялык өлкөлөрдүн жыйындысы. Ал көптөгөн ири тоо системалары аркылуу бөлүнүп жаткан чөлдүү түздүктөрдөн (Туран, Казак талаасы жана Борбордук Азия түздүктөрү) турат. Төңир-Тоонун аймагы жогорудагы үч физикалык географиялык өлкөлөрдүн борборунда орун алыш, аларды эки өзгөчө аймакка (Орто Азия, Борбордук Азия) бөлүп турушу;

- Борбордук жана Орто Азиянын чөлдөрү Төңир-Тоону курчап «арал сымал» абалга алыш келгендиктен, Төңир-Тоонун ландшафты «жамаачы» сымал (лоскут) абалдагы изоляттык-жабык алкактарды пайда кылгандыгы, алардын топтомунан экспозициялык алкактардын пайда болгондугу;

- Туран ойдуну чыгыштагы Какшаал жана Терек тоолоруна чейинки аралыкта 5000 км узундукта, 1500 км көндикте жайгашкандастын, Тенир-Тоонун тоолорунун ландшафты чөлдөн баштап, кар-мөңгүгө чейин аралашкан абалда жайгашыши;

- Какшаал-Тоо жана Терек тоолору батыштан келген нымдуу абаны тосуп тургандыктан, алардын чыгышындагы Тарим (Кашгар, Такла-Макан) аймагына жаан-чачын аз санда (150-200 мм) түшкөндүктөн, анда ландшафттын кургакчыл жана жарым кургакчыл типтери (чөл, жарым чөл, кургак талаа) басымдуу абалда (60-80%) калыптангандастыгы.

Секторлуулук өзгөчөлүктөр. Чаткал-Талас сектору физикалык географиялык абалы боюнча эки подсекторго (Чаткал өрөөнүү, Талас өрөөнүү) бөлүнүп карапат. Өрөөндөр (Чаткал, Талас) батышынан ачык болгондуктан, аларга жайында Орто Азиянын чөлдөрүнөн келген ысык жана кышында Казак талаалары аркылуу келген суук аба массаларынын таасирлери чоң «5.2-сүрөтү, 1-2-профилдер».



1- Профиль
Чаткал тоолорунун бийиктүк спектри
(Т.К. Матикеев, 2021-ж.)



2-Профиль
Талас тоолорунун бийиктүк
спектри (Т.К. Матикеев, 2021-ж.)


Түндүк-батыш капиталы
 1. Кар-мөңгү (4000-4100 м
жогору)
 2. Шалбаа алкагы (3500-4000 м)
 2х – альп шалбаасы (3500-4000 м)
 2+ – субальп шалбаасы (2900-
3500 м)
 2v – бадалдуу субальп шалбаасы
 (2200-3200 м)
 3. Токойлуу-шалбалуу талаа
 (2500-2900 м)
 3v – ийне жалбырактуу токойлуу
 талаа (2300-2900 м)
 3+ – бадал-токойлуу шалбалуу
 талаа (1600-2300 м)
 3х – жазы жалбырактуу токойлуу
 талаа (1200-1400 м)
 4. Тоо этегиндеги талаа (1150-
1600 м)

Түштүк-чыгыш капиталы
 1. Кар-мөңгү (4000 м жогору)
 2. Шалбаа алкагы (3400-4000
м)
 2a – альп шалбаасы (3900-
4000 м)
 2+ – субальп шалбаасы
 (3400-3600 м)
 2v – бадалдуу субальп
шалбаасы (3200-3400 м)
 3. Токойлуу-шалбалуу талаа
 (1600-3200 м)
 3x – ийне жалбырактуу
токойлуу талаа (2500-2900 м)
 3+ – бадал токойлуу
шалбалуу талаа
 3v – жазы жалбырактуу
токойлууталаа
 4. Тоо этегиндеги талаа (800-
1200 м)


Түштүк капиталы
 1. Кар-мөңгү (3600 м
жогору)
 2. Шалбаа алкагы (2700-
3600 м)
 2a – альп шалбаасы
 (2900-3600 м)
 2b – субальп шалбаасы
 (2700-2900 м)
 2v – токойлуу шалбаа
 (2500-2700 м)
 3. Шалбалуу талаа (2100-
2500 м)
 4. Талаа жана кургак
талаа (1100-2000 м)
 4a – талаа
 4b – кургак талаа

Түндүк капиталы
 1. Кар-мөңгү (3800 м
жогору)
 2. Шалбаа алкагы (2700-
3900 м жогору)
 2a – альп шалбаасы (3500-
3800 м)
 2b – субальп шалбаасы
 (2700-3500 м)
 2v – токойлуу шалбаа
 (2200-2700 м)
 3. Шалбаалуу талаа (2000-
2200 м)
 4. Талаа жана кургак талаа
 (1100-1500 м)
 4a – талаа
 4b – кургак талаа

Чүй-Кемин сектору Кыргыз Ала-Тоосунун тұндық экспозициясында жайгашкандықтан, экспозициялық алқактық бұтуңдуулук көптөгөн изоляттык-жабық алқастардың топтомунан калыптаңғандығы менен айырмаланат. Рельефтин мұнөзү боюнча жогорку (3000 м дең жогору), ортоңку (2000-3500 м), төмөнкү (500-2000 м) бийиктикеги тоолорго жана адырлар басқычтарына бөлүнүп, ар бир басқычта ландшафттың белгилүү бир тиби жайгашкан. Сектордун батышы Казакстандың Моюн-Кум чөлүнө жакын жайгашкандықтан, анын таасиринде ландшафттың кургакчыл (жарым чөл) жана жарым кургакчыл (кургак талаа) типтери калыптаңса, Моюн-Кум чөлүнө туташкан аймактарда чөл ландшафты эшилме күмдердин ағымынан (жылышынан) пайда болгон. Бул процесс аллювиалдық жана әолдук концепция менен түшүндүрүлөт «5.3-сүрөтү, 3-4-профилдер».



3-Профиль



4-Профиль

Чүй-Кемин секторунун тоолорунун бийиктик алқастарынын спектри (Т.К.Матикеев, 2021-ж).

Борбордук Чүй подсектору

1. Кар-монгү (3750 - 4000 м жогору)
2. Шалбаа алқагы (2700- 3500 м)
- 2а – альп шалбаасы (3100 - 3500 м)
- 2б – субальп шалбаасы (2700 - 3100 м)
3. Токойлуу-талаалуу шалбаа (1900 - 2700 м)
- 3а – токойлуу шалбаа
- 3б – токойлуу-талаалуу шалбаа
4. Талаа алқагы (700-1000 м)
- 4а – талаа
- 4б – кургак талаа

Кемин подсектору

1. Кар-монгү (3300 м)
2. Шалбаа алқагы (2700- 3700 м)
- 2а – альп шалбаасы (2700 - 3100 м)
- 2б – субальп шалбаасы (2700 - 3000 м)
3. Токойлуу шалбаа жана токой алқагы
- 3а – токойлуу шалбаа (1900 - 2900 м)
- 3б – токой (1400 - 1800 м)
4. Талаа (1300-1700 м)
- 4а – талаа (1600 - 1700 м)
- 4б – кургак талаа (1300 - 1600 м)

Ысык-Көл сектору - батышынан Кызыл-Омпол тоолору, чыгышынан Күнгөй жана Тескей Ала-Тоолорунун бириккен аймагы курчап жаткан географиялык өзгөчө өрөөн. Өрөөндүн тұндұғұндегү Иле жана Күнгөй Ала-Тоолору кышында тұндуктөн келген суук аба массасын тосуп, көлдүн климатынын жылуу-жумшак болушуна шарт түзсө, өрөөндүн түштүгүндегү Тескей Ала-Тоосу Күнгөй Ала-Тоосунан ашып өткөн кышкы суук аба массасын тосуп, кайра көлдү карай багыттайт. Анын таасиринен өрөөндүн түштүгүндө тұндук аймагына салыштырганда температура кышында жана жайында $\pm 4 - 5^{\circ}$ га чейин айырмаланат. Бoom капчыгайынын капитал тоолору (Терек-Жону, КараЖылга, Конорчок ж.б.) жайында батыштан Чүй өреөнү арқылуу келген аба массасын өткөрбөй тосуп турғандыктан, жаан-чачындын жылдык саны 300-350 мм ди, январь айынын орточо температурасы -8° ту, июль айыныкы $+15,6^{\circ}$ ту түзүп, өрөөндүн батышында узак геологиялык жылдын ичинде ландшафттын азыркы кургакчыл жана жарым кургакчыл типтери (жарым чөл, кургак талаа) калыптанган. Ысык-Көл секторунун ландшафттык кабыгынын калыпташында улан жана *санташи* шамалдарынын таасири чоң. Алардын таасиринде өрөөндүн чыгышында токой, токойлуу шалбаа, сырт тибиндеги талаа ландшафттары калыптанган. *Санташи* жана улан шамалдарынын ағымдарынын тирешкен «**климаттык бөлгүч**» аймагында кысылған абанын атмосферага тик көтөрүлүүсү жүрүп, эки аймактын ортосунда ландшафттын орточо нымдуулуктагы тиби (талаа, токойлуу талаа) калыптанган. Климаттык факторлордун таасири сырт өрөөндөрүндө бирдей эмес болгондуктан, бийиктик алқактар (альп, субальп, шалбаалуу-саздуу талаа, бетегелүү талаа) фрагменттик абалда аралашып жайгашып, изоляттык- жабык алқактарды пайда кылышп, «кош алқактуулуктун» калыпташынын негизин түзгөн.

Кочкор подсекторунун бийиктик алқактарынын бузулган абалда калыпташына үч негизги фактор таасир этет. Биринчи фактор, үч тарабынан (батыш, тұндук, түштүк) тоолор менен курчалышп, Сандык, Жумгал, Орто-Токой капчыгайлары арқылуу Ысык-Көл өреөнү менен туташып турушу, б.а. “өткөөл” (сквозная) өреөн болушу. Экинчи фактор, тұндук - чыгышында жогорку бийиктиктеги тоолордун жоктугу, *кызарт* шамалынын таасири жана температуралык режимдин анчалык чоң эмес аймактарда өзгөрүшү, селдин таасиринен тоо тектеринин жуулуп, төмөн карай ташылып турушу. Үчүнчү фактор, Boom капчыгайы арқылуу согуучу ылдамдығы 25-30 м/с болгон улан шамалы менен чөл жана жарым чөл тибиндеги Кызыл-Омпол аймагынын климатынын тийгизген таасирлери «5.4.-сүрөтү, 5-6-профилдер».


Ак-Сай-Сары-Жаз-Арпа сектору көндик багытына жакын жайгашкан физикалык географиялык шарты боюнча айырмаланган үч аймактан (Үзөңгү-Кууш-Сары-Жаз-Эңилчек, Ак-Сай жана Арпа) турат. Аймактардагы өрөөндөр батышынан ачык болуп, чыгышындағы ири тоо тоомдорунда кап сымал туюк өрөөндөрдү пайда кылат. Батыштан жогорку бийиктике келген нымдуу аба массасынан пайда болгон жаан-чачын (250-260 мм) узак геологиялык доордун ичинде ландшафттын азыркы ашыкча жана жогорку нымдуулуктагы типтеринин

фрагментин (кар-мөңгү, тундра, альп шалбаасы) калыптанткан «5.4-сүрөтү, 5-6-профилдер».



5-Профиль. Күнгөй Ала-Тоо менен Тескей Ала-Тоонун кошулган жериндеги бийиктик алкактардын спектри (Т.К. Матикеев, 2021-ж.)


6-Профиль. Кочкор өрөөнүн бийиктик алкактарынын спектри (Т.К. Матикеев, 2021-ж.)



Морфотектоникалық түзүлүшү боюнча сектордун аймагы эки башка мыйзам ченемдүүлүктүн астында калыптанган рельефтин баскычтарынан (жайык өрөөндөр, чункур өрөөндөр) куралган. Биринчисин жогорку бийиктиктеги тоолор жана сырт тибиндеги адырлар курчап турса, экинчисин адырлар, орто бийиктиктеги сырт тибиндеги тоолор курчап турат. Сектордун аймагында бийиктик алкактардын калыптынышында негизги факторлор болуп тоолордун конфигурациясы, б.а. тосмолуулук абалдары; Төцир-Тоонун «суук уюлунда» калыптанган муздак аба массасы менен тұндүктөн келген суук аба массасының Какшаал-Тоосунун тұндүк капталында тосулуп, өрөөндөрде уюп (инверсиясы) калуусу; Сары-Жаз, Эңилчек, Кайынды жана Меридиан тоолору бириккен аймактагы қупол формасындағы муз уюлунун таасири саналат. Бул аймак Төцир-Тоонун «суук уолу» деп аталып, Борбордук жана Ички Төцир-Тоонун климатын аныктай турған негизги фактор катары белгилүү. Геологиялық-географиялық түзүлүшү, климаттық шарты, рельефтин формалары, тоолордун багыттары жана ландшафттын мүнөзу боюнча сектордун аймагы эки подсекторго (Ак-Сай-Чатыр-Көл, Арпа жана Сары-Жаз-Эңилчек) бөлүнөт.

Сары-Жаз-Эңилчек подсекторунда Борбордук Төцир-Тоонун кармөңгүсүнүн 90%тен ашығы (187.3 км^2) орун алыш, альп тибиндеги ландшафттын изоляттық-жабык алкактары өрөөндөрдүн капталдарында кармөңгү менен аралашкан абалда жайгашып, ландшафттын ашықча жана жогорку нымдуулуктагы типтерин калыптандырган. Жарым чөл ($2500-3200 \text{ м}$), субальп жана альп ($3100-3500 \text{ м}$) изоляттық-жабык алкактары фрагменттик-аралашкан абалда жайгашып, алкактық бүтүндүүлүктү түзбөйт. Шалбаа альп жана субальп шалбааларынан туруп, ар бири өз алдынча алкактуулукка ээ эмес изоляттық-жабык алкактардын жыйындысы болуп, бир бүтүн шалбаа алкагын түзүп турат. Ландшафттық алкактардын кургакчыл тибине кирген кургак талаа ($2500-3200 \text{ м}$) жана жарым чөл ($2500-3000 \text{ м}$) бир гана Эңилчек өрөөнүндө изоляттық-жабык аймак иретинде кездешет, өз алдынча алкак эмес.

Ак-Сай-Чатыр-Көл-Арпа подсектору эки чоң аймактан (Ак-Сай-Чатыр-Көл жана Арпа) турат. Чатыр-Көл - эки аймактын ортосундагы етме катар өрөөн, анын ландшафттық кабығы эки аймактын ландшафтынын таасириин астында калыптанган. Негизги фактор болуп тұндүктөн келген суук аба массасы менен Борбордук Төцир-Тоонун «суук уюлунда» калыптанган муздак аба массасының өрөөндөрдегү инверсиясы (уюп калуусу) саналат. Анын таасиринде подсектордун аймагында ландшафттын ашықча нымдуулуктагы тиби (кармөңгү, шалбаа, талаалуу шалбаа) басымдуу абалда калыптанган «5.5-сүрөтү, 7-8-профилдер».



7-Профиль. Энилчек- Сары-Жаз- Көөлүү подсекторунун алкактарынын спектри (Т.К. Матикеев, 2021-ж.)

8-Профиль.Ак-Сай - Арпа подсекторунун алкактарынын спектри (Т.К. Матикеев, 2021-ж.)

Ички Төцир-Тоо секторунун ландшафтынын калыптанышында негизги фактор болуп тоолордун ортосундагы өрөөндөрдө кышкы суук аба массаларынын инверсиясынын (уюп калуу)узактыгы, Борбордук Төцир-Тоонун

«суук уюлунда» пайда болгон муздак аба массасынын жыл бою таасир этиши, өрөөндөрдүн өткөөл өрөөн тибинде болушу жана батыштан келүүчү аба массасына жарыш жайгашышы саналат. Аталган факторлордун таасиринде сектордун ар бир өрөөнүндө бийиктик алкактар изоляттык-жабык алкактар иретинде аралаш жайгашып, теориялык алкактык бүтүндүүлүк бузулуп, «кош алкактуулук» калыптанган. Алкактык өзгөчөлүктөрүнө карап Ички Төцир-Тоо сектору төрт подсекторго (Суусамыр, Жумгал-Соң-Көл, Ортоңку-Нарын, Кетмен-Төбө-Тогуз-Торо) бөлүнөт.

Суусамыр подсектору - талаа, бетегелүү талаа (2260 м ден жогору), субальп талаасы (2600 м ден жогору) жана бетегелүү альп талааларынын топтомунан куралган ачык өрөөн. Ал эми кар-мөңгү-изоляттык-жабык алкак, тоолуу тундра - фрагмент. Алкактуулуктун калыптанышында негизги фактор болуп жазгы жана күзгү үшүк, шамалдын басымдуу бөлүгүнүн батыштан жана түндүк-батыштан өрөөндүн түбүнө карай согушу, өрөөндүн бардык аймагында абанын температурасынын, нымдуулугунун, жаан-чачындын жана штилдик абалынын бирдей болушу саналат.

Кетмен-Төбө-Тогуз-Торо подсекторунун климатынын калыптанышында негизги факторлор болуп өрөөндөрдүн айланасындагы тоотоомдору (Ат-Ойнок- 3898 м , Манас- 4482 м , Суусамыр- 4048 м , Сары-Камыш- 4042 м , Кек-Ирим- 4960 м , Бабаш-Ата- 3892 м) саналат. Алардын айланасында калыптанган атмосфералык фронттор аймактарда жаан-чачындын бирдей эмес санда түшүшүнө шарт түзөт. Жаан-чачындын айырмачылыгынан Кетмен-Төбө, Тогуз-Торо чункурдуктарында чер токойлуу талаа; Ат-Ойнок-Арым аймагында кар-мөңгү жана альп шалбаасы; Кетмен-Төбөнүн түндүк жана түндүк-чыгышында (Кошой-Тоо, Сары-Камыш) талаалуу шалбаа; түштүк жана түштүк-чыгышында (Бабаш-Ата, Кек-Ирим) шалбаалуу талаа басымдуулук кылып, чункурдукту орогон шакек сымал жабык алкактар пайда болгон.



Жумгал-Соң-Көл подсектору жаратылыш шарты жана бийиктик алкактары боюнча анчалык айырмачылыгы жок эки өрөөндөн (Соң-Көл, Жумгал) турат. Ландшафттык кабыктарынын окшоштугу, алардын бирдей бийиктике орун алыши, өрөөндөрдүн кеңдик багытында ачык болушу, батыштан келген нымдуу аба массасы менен Төцир-Тоонун «суук уюлунда» пайда болгон муздак аба массаларынын өрөөндөрдө карама-каршы багытта жылып, бирдей климаттык шартты пайда кылышы, аба массаларынын инверсиясынын жана Орто Азия чөлдерүнүн таасирлеринин жоктугу саналат. Ландшафттын ашыкча нымдуулуктагы тиби (кар-мөңгү) Жумгалда 3600 м ден жогорку бийиктике фрагменттик абалда, шалбаа (альп, субальп шалбаалары) 3330 м ден жогорку бийиктике изоляттык-жабык алкактардын топтомунан пайда болгон. Өрөөндөрдүн түбүндөгү кургак талаа жана жарым чөлдүү аймактардын фрагменттери кышкы суук жана жайкы ысык аба массаларынын инверсиясынын таасиринен пайда болгон көрүнүш. Соң-Көл өрөөнүндөгү шалбаалуу талаа, арча токойлуу шалбаа (2300 - 2800 м), субальп шалбаасы (3100 - 3400 м) менен альп шалбаасы (3400 - 3600 м) - изоляттык-жабык алкактар. Алардын топтомунан шалбаа алкагы менен токойлуу шалбаа алкактары пайда болгон, өз алдынча

алкактуулукка ээ эмес. Кар-мөңгү - өрөөндүн түндүгүндөгү тоолордогу (аянтары 0,1-0,2 км²) изоляттык-жабык фрагменттер, аларды шалбаа алкагынын үзүндүлөрү катары кабыл алуу зарыл.


Ортоңку-Нарын подсекторунун ландшафтынын калыптанышында негизги фактор болуп рельефтин баскычтык түзүлүшү, тоолордун, өрөөндөрдүн батыштан жана чыгыштан келген аба массаларынын агымына жарыш жайгашышы, жаан-чачындын санында айырмачылыктардын аз санда болушу, шамалдын басымдуу бөлүгүнүн Борбордук Төцир-Тоодогу «суук уюлдан» аймакка карай (секундасына 0,8 м ылдамдыкта) туруктуу абалда согушу саналат. Факторлордун көрсөткүчтөрүнүн айырмасы анчалык чоң эмес болгондуктан, Ортоңку-Нарын аймагында чөл жана жарым чөл (800-1000 м), кургак талаа (1000-1300 м), бадал-черлүг талаа (1300-2000 м), шалбаалуу талаа (2000-2500 м) жана альп шалбаасынын (3500-3900 м) бирдей бийиктике аралаш абалда калыптанышына альп келген. Ар бири алкактык түзүлүшкө ээ эмес изоляттык-жабык алкактар, алардын топтомунан ландшафттын орточо нымдуулуктагы тиби (токойлуу шалбаа) пайда болгон. Кар-мөңгүнүн фрагменттери альп шалбаасынын арасында жайгашып, экөөнүн топтомунан ландшафттын жогорку нымдуулуктагы тиби шалбаа алкагы калыптанган. Өрөөндүн түбүндөгү чөл жана жарым чөлдүү аймактар бийиктик алкактар эмес, ландшафттын кургакчыл тибинин фрагменттеринин үзүндүсү «5.6- сүрөтү, 8- 9-10-11-12-профилдер».




B



Суусамыр (түндүк капталы)	Суусамыр (түштүк капталы)	1. Кар-мөңгү (3500 м жогору)	1. Тоолуу алып шалбаалары (3100 м жогору)
1. Кар-мөңгү (3700 м жогору)	1. Кар-мөңгү (3800 м жогору)	2. Тоолуу алып шалбаалары (3200 - 3500 м)	2. Шалбаалуу талаа (2500 - 3100 м)
2. Альп шалбаасы (3200 - 3700 м)	2. Альп шалбаасы (3500-3800 м)	2а- алып шалбаасы	3. Токойлуу шалбаалуу талаа (2800-3200 м)
3. Субальп шалбаасы (3000-3200 м)	3. Субальп шалбаасы (3000-3500 м)	2б- субальп шалбаасы	4. Чөл, жарым чөл (1300-2500 м)
4. Шалбаалуу талаа (2500-3000 м)	4. Бийик чоптуу талаалуу шалбаа (2500-3000 м)	3. Токойлуу шалбаалуу талаа (2800-3200 м)	4. Сейректелген арча бадалдуу талаа (2000-2500 м)
5. Талаа (1800-2000 м)	5. Талаа (2000 - 2500 м)	4. Чөл, жарым чөл (1300-2000 м)	4а - жарым чөл
		5а - Жарым чөл	4б - чөл
		5б - Чөл	



11-Профиль. Жумгал-Сон-Колтоолорунун алқактары(Т.К. Матикеев, 2021-ж.)



12-Профиль. Ортонку- Нарынтоолорунун алқактары(Т.К. Матикеев, 2021-ж.)

Түндүк капталы

1. Шалбаа (2800 - 3300 м)
- 1а – алып шалбаасы (2800-3300 м)
- 1б – субальп шалбаасы (3200-3300 м)
2. Арча токойлуу шалбаа (2300-2800 м)
3. Талаа (кургак талаа, жарым чөл) (1700-2100 м)
- 3а - кургак талаа
- 3б - жарым чөл

Түштүк капталы

1. Шалбаа (3400 - 3600 м)
- 1а – альп шалбаасы
- 1б – субальп шалбаасы
2. Арча токойлуу шалбаа (2300-2800 м)
3. Талаа (2100-2300 м)
- 3а - кургак талаа
- 3б - жарым чөл

Түндүк капталдары

1. Кар-мөңгү (3900 мден жогору, фрагменттик абалда)
2. Альп шалбаалуу талаа (3500 - 3900 м)
3. Арча токойлуу шалбаа (2300 - 3500 м)
4. Арча токойлуу шалбаа (2300 - 3500 м)
5. Бадал -чөрдүү талаа (1300 - 2000 м)

Түштүк капталдары

1. Кар-мөңгү (3900 мден жогору, фрагменттик абалда)
2. Альп шалбаасы (3500 - 3900 м)
3. Карагай токойлуу шалбаа (2500 - 3500 м)
4. Бадал -чөрдүү талаа (1300 - 2000 м)
5. Кургак талаа жана жарым чөл (1500-2000 м)
6. Кургак талаа жана жарым чөл (1300-2000 м)

Секторлордун чарбадагы мааниси жана келечеги” деп аталган алтынчы бапта Төцир-Тоо аймактарынын жеринин бетинин түзүлүшү, климаттык шарты, калк жайгашкан айыл-кыштактарынын шаарларга жакындығы же алыстырыгы, кен-байлыктарынын, минералдык булактарынын, туристтик жана альпинисттик базаларынын, транспорттук магистралдарынын жайгашуусу боюнча бири-биринен кескин айырмаланып турушу талданат. Илимий иш теориялык багытта жазылғандыктан, секторлордун өнүгүүсү, экономикалык болжоолдор тезис катары жазылып, экономикасынын азыркы абалына кыскача талдоо жүргүзүлүп, райондор боюнча таблица формасында диссертацияда берилди «6.5-таблицасы». *Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы негиз катары алынды. Б.:2022, (Chatkal @, Stat kg).*

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча, 2022-жылы айыл чарбага жарактуу жерлерге эгилген май алынуучу өсүмдүктөр (күн карама, сафлор) 16926 га, дан эгиндери 576703 га, картошка 74285 га, бакча өсүмдүктөрү 10645 миң га, жашылчалар 55329 миң га, дан

жүгөрүсү 4625 мин га, силос жана жашыл тоют катары колдонулган жүгөрү 4655 га, сулу 1048 га, буурчак 57108 га, кант кызылчасы 9035 га аянтты түзгөн. Көп жылдык чөптүн дүң жыйымы 2192,2 тоннаны түзгөн.

2022-жылы 17835,4 мин т күн карама, сафлор, 1867268 мин т дан эгиндери, 1275012,3 мин т картошка, 226078,9 мин т бакча өсүмдүктөрү, 1163633,8 мин т жашылча, 257680,3 мин т дан жүгөрү, 157000,5 т силос жана жашыл тоют катары колдонулган жүгөрү, 2422,5 т сулу, 80656,5 т буурчак, 468093,0 т кант кызылчасы, 2192,2 т көп жылдык өсүмдүктөр өндүрүлгөн.

Бул көрсөткүчтөрдүн басымдуу бөлүгү изилденип жаткан сектролордогу райондорго таандык.

2022-жылы республика боюнча 441190,1 т уй эти, 1734142,6 т сүт, 607882,8 даана жумуртка, 12939,4 т жүн өндүрүлгөн. Өндүрүлгөн жүндүн 1953 т Ысык-Көл секторундагы райондор, 2352,6 т Ички Төцир-Тоо секторунун (Нарын облусунун) райондору, 1495,0 т Талас подсекторунун райондору, 1792,1 кг Чүй-Кемин секторунун райондору, 371,0 т Борбордук Төцир-Тоо секторунун Токтогул (237,8 т), Тогуз-Торо (74,1 т) жана Чаткал (123,2 т) райондору берген. Географиялык жайгашшу ордуна карап Чаткал, Токтогул жана Тогуз-Торо райондорунун көрсөткүчтөрү өз алдынча көрсөтүлдү.

Чаткал өрөөнүн жаратылышынын өзөгү болуп Чаткал, Пскем, Көк-Суу жана Талас Ала-Тоолору саналат. Подсектор - мамлекеттер аралык маанидеги жайыт жайгашкан аймак. Союздук түзүлүштөн бери анын аймагы Өзбекстандын, Казакстандын жана Талас областынын малдары үчүн жайытка берилип келет. Өрөөндөгү Беш-Арал мамлекеттик коругунда, ботаникалык коруктарында жана Чандалаш аңчылык коруктарында Кызыл китеңке кирген өсүмдүктөрдүн беш, жаныбарлардын бир нече түрү сакталып калган. Чаткал өрөөнү негизинен айыл чарбасы өнүккөн аймак болуп, азыркы күндө 186 фермердик, 132 дыйкан чарбалары түзүлгөн. Алардын карамагында 7100 га айдоо аяны (2548 га кайрак, 4553 га сугат жер), 317075 га жайыт, 1710 га чөп чабынды болуп, 2022-ж. 5515 га айдоо аяны иштетилип, андан 8087 т түшүм алынган. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрү болуп буудай, картошка, арпа, жүгөрү жана жашылча өсүмдүктөрү саналат. 2022-жылдын башында райондо 8826 бодо мал (646 топоз, 5336 уй, 4585 жылкы), 74413 кой-эчки, 37132 канаттуу өстүрүлгөн. Калкынын көпчүлүгү дарыядан алтын жуу менен алектенишет. Азыркы мезгилде бул көрсөткүчтөр 30-40%ке чейин өскөн (*Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы. Б.:2022, (Chatkal @, Stat.kg)*).

Келечектеги өнүгүүсү төмөнкү бағыттар боюнча жүрүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш болот.

- Алтын ж.б. сейрек кездешүүчү металлдарды казып алуучу жана иштетүүчү ишканаларды куруу;

- Мал чарбасын, анын ичинен топоз өстүрүүнү көбөйтүү, СССРдин таркашы менен кыйроого учураган мал чарбасын калыбына келтирүү. Тоют өсүмдүктөрүнүн аянын кеңейтүү менен ири мүйүздүү малдардын, кой-эчкilerди санын эмес сапатын көтөрүп, жер-жемиши өстүрүүнү колго алып,

элдин картошкага, мөмө-жемишке болгон талабын аткарып, товарларды сырткы рынокко алып чыгуу;

- Чаткал өрөөнүндө 1994-ж. токой чарбачылыгы уюштуруулуп, ага 35968 га жер аймагы бөлүнүп берилген. Анын ичинен 18061 га жери (50,2%) токойго таандык болсо, 17907 га (49,8%) токойсуз аймак болуп, 11706 га (32,5%) жайыт катары пайдаланылып, 6114 га (17%) айыл чарбасына жараксыз жерлер (аскалар, корумдар, шагыл таштуу беттер ж.б.) ээлеп жатат. Токой чарбасында тянь-шань карагайы, кайың, терек (турганга), тал, чычырканак ж.б. жыгачтар реликт токой катары коргоого алышып, Беш-Арал мамлекеттик коругун эл аралык деңгээлдеги корукка айландыруу;

Талас өрөөнүү республикада мал чарбасы менен дыйканчылык өнүккөн аймак катары белгилүү. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2022-ж. мал чарбачылыгынан алынган продукция айыл чарбасынын үлүшүнүн 31,8% тин түзүп, 2021-2022-ж. ири мүйүздүү малдын саны 69101 (102% ке), кой-эчкинин 556,797 (8,9% ке), үй канаттууларынын саны 38975 (102,5% ке) өскөн. Бул өсүш акыркы 5-6 жылдын ичинде 5% ке чейин көбөйгөн. (Stat kg). Облустук каттоо кызматынын маалыматы боюнча, 2022-ж. дыйканчылыктан алынган киреше аймак боюнча дүң өндүрүүнүн 70,2% тин түзүп, өрөөндө 2022-жылдан баштап дан өндүрүү 8%, картошка өндүрүү 7,8% ке азайып, фасоль өндүрүү 25,4% ке, жер-жемиш өстүрүү 0,9% ке көбөйгөн (Кыргыз Республикасынын 2021-2022-ж. айыл чарбасы. Жылдык чыгарылышы. Б.: 2022). Бул көрсөткүч туруктуу эмес, өзгөрүлмөлүү. Акыркы жылдары аймакта фасоль өндүрүү азайып, бакча өсүмдүктөрүн өстүрүү колго алынган.

Келечектеги өнүгүүсү:

- Дыйканчылык кылуу үчүн айдоо аянтары көбөйүп, жаңы жерлер өздөштүрүлүп, мал чарбасы үчүн жайыт көйгөйү келип чыгат. Натыйжада мал чарбасы тоолуу аймактарга карай сүрүлүп, малдан алынган продукцияларга суроо-талап көбөйүп, алардын баалары азыркыга салыштырганда 3-4 эсеге көтөрүлөт;

- Жер-жемиш, бакча өсүмдүктөрүн өстүрүү, картошка эгүү ж.б. өнүгүп, өрөөндө аларга болгон талап азайып, баалардын төмөндөшү күтүлөт;

- Антропогендик ландшафтын аяны табигый ландшафтын эсебинен көбөйүп, жайытка болгон талап күчөндүктөн, бийик тоо арасындагы алыскы өрөөндөр өздөштүрүлө баштайт да, мал багууда кыйынчылык жаралат;

Чуй өрөөнү-Кыргызстанда экономикасы күчтүү өнүккөн аймак. Экономикасынын негизин айыл чарбасы түзүп, анда 14 мамлекеттик чарба, 3 агрофирма, 26 акционердик коом, 97 биргелешкен дыйкан чарбасы, 39 кооператив жана 25 минден ашык дыйкан чарбасы иш алыш барышат. 2022- ж. айыл чарба өсүмдүктөрүнүн негизин дан эгиндери (9682 мин га), тоют өсүмдүктөрү (90,2 мин га), кант кызылчасы (8423 мин га), картошка (9682 мин га), жашылча-жемиш (19,9 мин га) түзүп, 2022-ж. дыйкан чарбалары тарабынан 15555,8 мин т дан эгиндери, 436,4 мин т кант кызылчасы, 169,6 мин т картошка, 423000 мин т жашылча-жемиш, 76,9 мин т бахча жемиштери, 17,3 мин т мөмө-

жемиш жана 3,1 миң т жүзүм өндүрүлгөн (*Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети. 2022-ж. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйнио жөнүндө. Бишкек ш. (Stat kg)*). Бул көрсөткүчтөр жылдан жылга 3-4% ке өсүүдө. Өрөөндүн тоолуу аймактарында мал чарбасы басымдуулук кылыш, 2021-2022-ж. республикадагы ири мүйүздүү малдардын саны - 1783469 (101,9 %), кой-эчки - 6200961 (98,8%), чочко-25640 (86,9%), жылкы-5339789 (27,6%), канаттуулар - 6368695 (107,5%)ке көбөйтүлгөн (*Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети. 2022-ж. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйнио жөнүндө. Бишкек ш. (Stat kg)*).

Келечектеги өнүгүүсү:

- Жаңы жерлердин өздөштүрүлүшү тоют эгилүүчү аянттар менен табигый жайыттардын аянттарынын кыскарышына алыш келип, мал чарбасынын өнүгүшүн акырынчалыктын өнүгүүсүнө багыт алынат. Калктын ички жана тышкы миграциясы антропогендик фактордун таасирин күчтөүп, табигый ландшафттын аянынын (жайыттардын, чөп чабынды аянттардын) кыскарышына алыш келгендиктен, малдан алынган продукциялардын кымбатташи келип чыгат. Акыркы маалыматтарга таянсак, 2013-жылдан 2022-жылга чейинки аралыкта Кыргызстандын аймагында 165,0 миң га жайыт кыскарып, антропогендик ландшафтка айланган. Бул көрсөткүчтүн басымдуу бөлүгү Чүй өрөөнүнө таандык. Антропогендик фактордун натыйжасында кыскарган табигый аянттардын ордун жер-жемиш, кызылча, бакча жана дан өсүмдүктөрү ээлеп, этке жана сүткө болгон талап күчөп, мал чарбасынан алынган продукциялар азыркыга салыштырмалуу 3-4 эсеге өсөт;

Кемин өрөөнүнүн чарбасынын негизин мал чарбасы түзөт. 1986- жылга карата алганда, айдоо аяны 28,7 миң га (23,5 миң га сугат.), көп жылдык өсүмдүктөр 1982 га, жайыт 186,7 миң га түзсө, 2020-ж. бул көрсөткүч айдоо аянында 28,9 га, көп жылдык өсүмдүктөр 1984 га, жайыттар 28,9 га түзгөн (*Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети. 2021-ж. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйнио жөнүндө. Бишкек ш. (Stat kg)*).

Келечектеги өнүгүүсү:

- Калктын санынын өсүшү менен табигый ландшафттын аянттары кыскарып, мал чарбасы учун жайыт жана тоют даярдоо маселеси актуалдуу болуп, табигый ландшафттын ордун антропогендик ландшафт ээлеп, мал чарбасы тоолуу аймактарга сүрүлүп, малдын саны олуттуу түрдө кыскарууга дуушар болот. Малдын санына эмес, сапатына көңүл бурулат. Табигый ландшафттын ордуна бакча өсүмдүктөрү, мөмө-жемиш, айрыкча картошка естүрүү колго алышып, аймакта аларга болгон талап азаят;

- Калктын миграциялык агымынын, өнөр жай, жол ж.б курулуштардын күчөшү айыл-чарбасынын өнүгүшүнө тескери таасирин тийгизет. Табигый аянттардын антропогендик аянттарга айланышына алыш келип, табияттагы тең салмактуулук бузулуп, коомдук бөлүнүү жүрүп, адамдардын аң-сезиминде моралдык-психологиялык өзгөрүүлөр пайда болот. Бул жагдай борбор шаардын элинин көбөйшүү менен байланыштуу жүрөт;

Ысык-Көл өрөөнү Күнгөй Ала-Тоо менен Тескей Ала-Тоонун капиталдарынан жана **Ысык-Көл** сырттарынан тургандыктан, аймактардын чарбадагы маанилери да ар башка.

Келечектеги өнүгүүсү:

- Бoom капиталдарынын рельефи татаал, тик капиталдуу “жинди жерге” мүнөздүү болгон өрөөндөрдөн туруп, табигый ландшафты жарым чөл, кургак талаа тибинде болгондуктан, майда мүйүздүү малдарды өстүрүүгө ыңгайлышат. Ошондуктан аймактын эли келечекте жүн жана тыбыт берүүчү майда мүйүздүү кой-эчкиге багыт алуусу зарыл. Күнгөй Ала-Тоонун түштүк капиталдарындагы элдер келечекте майда мүйүздүү кой жана эчки чарбасын өстүрүүгө багыт алышы керек. Негизги фактор болуп рельефтин тиктиги, талаа ландшафтынын үстөмдүк кылышы, ири мүйүздүү малдар үчүн жер шартынын татаалдыгы саналат. Тоо арасындагы өрөөндөрдө (Кырчың, Ак-Суу, Каркыра ж.б.) ири мүйүздүү малдарды (жылкы чарбасын) өстүрүүнү көбөйтүп, тоо туризм тармагын өнүктүрүүгө багыт алуу зарыл. Тескей Ала-Тоонун түндүк капиталында азыркы күндө дан, тоют, картошка, жашылча-жемиш жана бак өстүрүүнү, туризм тармагынын өнүгүшүн колго ала баштады. Келечекте аймакта ири мүйүздүү малдарды, анын ичинен жылкы чарбасын өнүктүрүү негизги багыт болуп калат;

- Туризмдин өнүгүшүндө негизги фактор болуп Түндүк-Түштүк автомобиль жолунун Балыкчыдан башталып, Кочкор, Жумгал райондору аркылуу өтүшү; Кыргыз-Кытай автомобиль жолунун өтүшү; көлдүн суусунун жана абасынын түндүк жээгине салыштырганда түштүгүндө тазалыгы жана өзгөчө касиети бар Туз-Көлдүн болушу. Асман шаары менен көлдү айланган жолдун курулушу саналат;

Ысык-Көл сырты географиялык жайгашуу абалына карап, Жети-Өгүз (Покровка) сырты жана Тоң сырты деп экиге бөлүнөт;

- Жети-Өгүз сырты райондун тоолуу аймагында орун алыш, сугарма жерлердин басымдуу болушу менен айырмаланып турат. “МКК “Кыргызгипроземдин” илимий отчетунда бул аймакта сугарууга ыңгайлуу болгон 7 өрөөн (Кокту-Сай, Сары-Көө, Кум-Талаа-1, Кум-Талаа-2, Торагат, Узун-Турук, Кара-Чукур) жайгашкан. Кокту-Сай талаасындагы 380 га жерди Чоң-Төр дарыясынын суусу; Сары-Коо талаасындагы 1860 га жерди Чоң -Кара-Суу дарыясынын суусу; Кум-Талаа -1 деги 1750 га жана Кум-Талаа -2 талааларындагы 1960 га жерди Чакыр-Корум дарыясынын суусу; Тарагай талаасындагы 2520 га жерди Жаан-Таш дарыясынын суусу; Узун-Турук талаасындагы 270 га жерди Узун-Турук дарыясынын суусу; Кара-Чукур талаасындагы 80 га жерди Кара-Чукур дарыясынын суусу менен сугарууга болот. Бүтүндөй алганда, Жети-Өгүз сыртында 8820 га жер тоют өсүмдүктөрүн өстүрүүдө негизги база болот. Түшүмдүүлүк табигый чөптөрдүн түшүмдүүлүгүнө салыштырганда 6 эсеге жогору болгондуктан, ири мүйүздүү малдарды жана жылкы өстүрүүгө өбөлгө түзүлөт. Өрөөндөрдө кардын аз санда түшүшү топоз чарбасынын өнүгүшүнө шарт жаратат. Жогоруда аталган

талаалардан айрымдары азыркы мезгилде өздөштүрүлгөн, келечекте аларды толук өздөштүрүү иш жүзүнө ашат;

Тоң сырты рельефи жайытка ыңгайлуу болгон жер алдында түбөлүк тоңу жок, табигый өсүмдүктөргө бай аймақ. МКК “Кыргызгипроземдин” изилдөөлөрүнө таянсак (1960-ж), Тоң сыртында айдал-сугарууга ылайыктуу 2152 га жер болуп, анын 50% ке жакыны азыркы мезгилде өздөштүрүлгөн. Азыркы күндө өздөштүрүлө турган жердин аяны Кара-Каман өрөөнүндө 500 га, Ай-Көл өрөөнүндө 2000 га. Алар келечекте тоют өндүрүүдө негизги база болоору шексиз. Жалпысынан алганда, Тоң сырттарында 5000 гектарга жакын сугарууга ыңгайлуу жерлер жайгашкан, аларды өздөштүрүү келечекте аймакта ири мүйүздүү малды көбөйтүүгө өбөлгө түзүлөт. Тоң сырттарындағы көптөгөн сугарма жерлердеги арыктар талапка жооп бербей, баштагы сугарылып келген жерлер азыркы учурда кайрак жерлерге айланып калган. Акыркы жылдары арыктарды азыркы талапка ылайык ондоп-түзөп, айдалбай калган жерлерди кайрадан иштетип, тоют базасын кеңейтүүгө көңүл бурулууда.

Келечектеги өнүгүүсү:

- Сугарыла турган аянттарды каналдардын суу өткөрүү сыйымдуулугуна карап бөлүү жана аларды мүмкүн болушунча сугарууга ыңгайлуу боло турган жерлер аркылуу өткөрүү менен каналдардын суусун пайдаланууда бирдиктүү башкаруу системасын киргизүү жана сугат суусунун чыгымын (жерге сицип кетүү, жуулуу ж.б.) азайтуучу курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүү. Жантайыңылыгы 0,2⁰тен жогору болгон жерлерде чачыратып сугаруу ыкмасын пайдалануу;

- Тоң сыртында **келечекте** меринос тукумундагы уян жүндүү койлордун санын эмес, сапатын жогорулатып, эт багытындагы койлордун, топоз, жылкы жана уйлардын башын көбөйтүүнү колго алыш, малдан алынуучу азыктар (сырье) менен республиканын түндүгүн камсыз кылуучу аймактын бирине айланырууга багыт алуу зарыл. Бүтүндөй алганда, Ысык-Көл сырттары келечекте республикада мал чарбасы өнүккөн аймак болоору толук мыйзамдуулук;

Кочкор өрөөнү - Нарын обласындағы мал чарбасы өнүккөн аймак. Мал чарбасынын негизги багыты уян жүндүү кой жана эт багытындагы уй өстүрүү болуп саналат. Айыл чарбага жарактуу жери 480,6 мин га болуп, анын ичинен 29,7 мин га айдоо аяны, 448,2 мин га жайыттар түзгөн. Союз мезгилинде негизги багыт болуп мал чарбасын өстүрүү саналса, кийинки мезгилде дыйканчылыкка, жашылча-жемиш жана бакча өсүмдүктөрүн өстүрүүгө көңүл бурулууда. Дыйкан чарбасынын көбөйүшү табигый жайыттардын кыскарышына, тоют өсүмдүктөрүнүн аятынын өсүшүнө алыш келген. Тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү иштетилбей калган жерлерди өздөштүрүүнүн эсебинен жүргүзүлүп, негизинен беде эгүүгө көңүл буруу зарыл.

Келечектеги өнүгүүсү:

Кочкор өрөөнүнүн келечекте өнүгүүсүнө түрткү боло турган багыттар төмөнкүлөр:

- Кургак талаа тибиндеги жайыттардын басымдуу болушу келечекте төө чарбасы менен тыбыт берүүчү ангор түкүмундагы эчкини өстүрүүгө багыт берет. Себеби ангор түкүмундагы эчки менен төө сууну аз талап кыла турган жаныбарлар, алар жыл бою талаада кармалат;

- Кооз таштардын тобуна кирген кору (зapasы) 300 миң m^2 болгон, каралжын-боз жана кызгылт-боз түстөгү (кору 125 m^2) гнейстер келечекте республиканын мекеме-ишканаларын кооздоодо негизги курулуш материалдары болуп, ага болгон суроо-талап күчөйт. Ошондуктан гнейс кенин иштетүүнү азыртан баштап жолго коюу зарыл;

- Кочкор мамлекеттик аңчылык заказнигин катуу көзөмөлгө алуу менен анда чет элдик туристтерди кызыктыруучу аңчылык чарбасын өнүктүрүүгө болот;

- Кочкор чопо кенинин (Үкөк өрөөнүндө) базасында (кору 358 миң m^2) “100” маркасындагы кирпич жана курулуш черепицасын өндүрүүчү ишканаларды курууну жолго коюу зарыл. Катмары 11 кабаттан турган калындыгы 300-350 m , узундугу 2-3 км болгон Мыкан өрөөнүндөгү Чоң-Туз кенинин базасындагы азыркы дарылоочу мекеменин мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу менен химиялык ишканаларды курууну ишке ашыруу керек;

Сандык тоосундагы нефелиндүү сиенит кенинин (талаа шпаты 60-65%, нефелин 22,5%) курамындагы алюминий кычкылын бөлүп алуу үчүн химиялык ишканана куруу зарыл;

- Өрөөндүн **келечекте** өнүгүүсүндө анын аймагы аркылуу өткөн Бишкек - Балыкчы – Нарын - Торугарт, Балыкчы - Кочкор-Чаек-Минкуш-Жалал-Абад автомобиль жолдору чоң ролду ойнойт. Андыктан жол боюнчадагы айылдардын инфраструктурасын өстүрүү менен жүргүнчүлөрдү тейлөө кызматын жолго коюу зарыл.

Ак-Сай-Арпа-Сары-Жаз секторунун аймагынын негизги бөлүгүн Ак-Сай, Арпа, Сары-Жаз, Чатыр-Көл аймактарынын тоолору жана тоо арасындагы өрөөндөрү түзөт. Сектордун чыгыш бөлүгүнүн орточо бийиктиги 3500-4000 m ди, батыш бөлүгүнүкү 3000 m ди түзгөндүктөн, чарбадагы мааниси да ар башкача. Чыгышында дыйканчылык кылууга климаттык шарт туура келбесе, батышында дыйканчылык кылууга айрым өрөөндөрдө мүмкүнчүлүктөр бар.

Ак-Сай өрөөнү негизинен мал чарбасы үчүн жайыт катары пайдаланылат. Өрөөндүн жалпы аянты 745 миң ga түзүп, батышында Көк-Айгыр тоосу аркылуу Арпа жана Чатыр-Көл өрөөндөрүнөн бөлүнүп турат. Өрөөндүн ортосунан ағып өткөн Ак-Сай дарыясы көпчүлүк жерлерде сугатка пайдаланууга ыңгайсыз. Тоют камдоого мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, кышкы жайыт катары гана пайдаланылат.

Келечекте өнүгүүсү:

- Өрөөндөгү сугарууга мүмкүн болгон азыркы күнгө чейин жайыт катары пайдаланып келинген 17,6 миң ga (Цаценкин, 1960) жерди толук өздөштүрүп, кышкы тоют базасын түзүү менен жылкы жана топоз чарбасын көбөйтүп, майда мүйүздүү малдардын сапатына карап өстүрүүгө багыт алуу зарыл;

- Өрөөндө черлүү жайыттар жокко эсे болгондуктан, тыбыт берүүчүү ангор түкүмнөдөгүүнүү менен анын жунунөн жасалган буюмдарды өндүрүүнү жолго коюп, туристтердин агымын көбөйтүү зарыл. Мөңгүлөрдүн базасында тоо туризмин жана альпинизмди өнүктүрүп, жайлоо лагерлерин уюштурууга багыт алуу керек.

Арпа өрөөнү - Нарын областынын аймагындағы деңиз деңгээлиниен 2700-3600 м бийиктиктөө жайгашкан аяны 347,0 мин га, анын ичинен 38,2 мин га сугарууга ыңгайлуу болгон тоо арасындағы түздүктүү өрөөн. Түздүктүү бөлүгүндө жер алдындағы суулар 15 м ден (түнд.) 25-30 м ге, айрым жерлеринде 120 м ге чейин терендикте жайгашкан, аларды бургулоо жолу менен алыш, тоют жана дан эгиндерин сугарууга боло турган кенири аймак.

Келечекте өнүгүүсү:

- Сугарууга ыңгайлуу болгон жерлерди өздөштүрүү менен тоют базасын түзүп, эт жана сүт багытындағы малдарды, жылкы жана топоз өстүрүүнү өркүндөтүүгө багыт алуусу керек. Сугарылуучу массивдер болгон Кара-Суу (449 га), Керки-Саз (542 га) жана Жамынты (184 га) түздүктөрүн толук өздөштүрүп, бадалдуу-чер токою аз болгондуктан, тыбыт берүүчүү ангор түкүмнөдөгүүнү жолго коюу зарыл;

- Тоо туризмин өстүрүүгө ыңгайлуу шарттар жетиштүү санда болгондуктан, туристтик базаларды, мектеп окуучулары үчүн жайкы лагерлерди уюштурууга көнүл буруу керек.

Чатыр-Көл өрөөнү - деңиз деңгээлиниен 3500-3600 м бийиктиктөө жайгашкан, аяны 1050 км² болгон бийик тоо арасындағы алыш талаасы басымдуулук кылган кенири ойдун. Азыркы мезгилде кышкы жана жайкы жайыт катары колдонулат. Тоют жана дан өсүмдүктөрүн өстүрүүгө климаты ыңгайлуу эмес, кышка тоют башка аймактардан ташылып келинет. Өрөөндүн жаратылыш шарты келечекте тоо туризмин өнүктүрүүдө негиз болуп саналат.

Келечектеги өнүгүүсү:

- Чатыр-Көлдүн түштүк жээгиндеги «Арашан» минералдык булагынын базасында дарылоочу мекемени куруп, аны пайдаланууну жолго коюу зарыл. «Арашан» булагынан суткасына кышында 1866 м², жайында 3629 м² суу чыгып, дарылык касиети боюнча Орусияныны Чита областындағы «Дарасун» жана «Ласточка» сууларына окшош. Бөйрөк, ичеги-карын ооруларына пайдалуу. Дары суу 12 булактан, 4 көлмөдөн жана 2 бургуланган көзөнөктөн чыгып, пайдасыз алыш жатат. Ал 1935-жылдан бери белгилүү болуп, 1952-1954-ж. толук изилденип пайдаланууга сунушталса да, бүгүнкү күнгө чейин колдонулбай келет. Ошондуктан Чатыр-Көлдө дарылоо мекемесин ачuu менен жайлоо туризмин өркүндөтүү зарыл.

Сары-Жаз өрөөнү - Борбордук Төцир-Тоонун чыгышында Тескей Ала-Тоо (түн.) менен Сары-Жаз тоолорунун (түнд.) ортосундағы таманы деңиз деңгээлиниен 2700-3600 м бийиктиктөө орун алган, капиталдары жантайыңкы келген жабык өрөөн. Азыркы мезгилде кышкы жайыт катары пайдаланылат.

Келечектеги өнүгүүсү:

- Топоз чарбасы жана жеринин бетинде чер-токойлуу аймактар аз болгондуктан, тыбыт берүүчү **ангор** тукумундагы эчки өстүрүү негизги багыттар болушу керек. Эңилчек кыштагынын 2,5 км түштүк-батышында деңиз деңгээлиниен 3100 м бийиктике жайгашкан температурасы +50⁰ болгон күкүрттүү суу тегинен турган, азыркы күндө жергиликтүү эл муун жана тери ооруларына пайдаланып жүргөн «Жылуу-Суу» булагынын базасында жайкы дарылоо мекемелерин куруп, экстремалдуу тоо туризмин өнүктүрүүгө багыт алуу зарыл;

Аймакта бийиктиги 5000 м ден ашык болгон кар-мөңгүлүү тоо чокулары көп болгондуктан, альпинисттер жана туристтер үчүн базаларды ачуу зарыл. Андыктан Түп-Эңилчек унаа жолун талапка ылайык ондоп-түзөө иштерин аткаруу керек.

Ички Төцир-Тоосектору физикалык географиялык шарттары боюнча айырмаланган Суусамыр, Жумгал-Соң-Көл, Ортоңку-Нарын, Кетмен-Төбө-Тогуз-Торо өрөөндөрүнөн турат. Физикалык географиялык айырмачылыктардын натыйжасында экономикасы түрдүү багытта өнүккөн, келечектеги өнүгүүсү ар түрдүү башка багытта жүрөт.

Суусамыр өрөөнү мал чарбасында жайыт катары маанилүү аймак, анын **келечектеги өнүгүүсү** төрт багытта жүрүшү зарыл:

- Өрөөн аркылуу Ош-Бишкек, Бишкек-Талас унаа жолдорунун өткөндүгүнө байланыштуу сапаттуу кымыз өндүрүүнү колго алышп, жайлоо жана тоо туризмин өнүктүрүү менен туристтер үчүн ыңгайлуу шарт түзүү;

- Рельефинин жантайыңкы болушуна кар катмарынын калың түшүп, узак убакыт бою жаткандыгына байланыштуу кышкы лыжа базаларын ачуу менен Суусамыр дарыясынын боюнда мектеп окуучулары үчүн жайкы эс алуу лагерлерин уюштуруу;

- Чөрлүү жайыттары жок аймактарында тыбыт берүүчү **ангор** тукумундагы эчки өстүрүүгө багыт алуу.

Кетмен-Төбө-Тогуз-Торо чункурдуктары мал чарбасын өстүрүүчү негизги аймактардын бири болуп саналат. Акыркы жылдары дан эгиндерин, жашылчажемиш, картошкада ж.б. өсүмдүктөрдү өстүрүү колго алышнууда.

Келечектеги өнүгүүсү:

- Эт жана сүт багытындагы малдардын сапаттык башын көбөйтүү;

- Арым, Узун-Акмат, Чычкан ж.б. өрөөндөрдө туристтерди тейлөө жайларын уюштуруу;

- Чер токойсуз жайыты бар аймактарда (Арым, Узун-Акмат ж.б.) ангор тукумундагы эчкинин жана меринос тукумундагы койлордун сапаттык башын көбөйтүү;

- Шамшыкал туз кенинин базасында туз менен дарылоочу ишканаларды ачуу жана Камбар-Ата ГЭС ын толугу менен иштетүү;

- Мал жана балык чарбаларынан алынган продукцияларды кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу менен заманбап тейлөө мекемелерин уюштуруу.

Жумгал-Соң-Көл өрөөндөрү - жер шартына байланыштуу мал чарбасы өнүккөн аймак.

Келечектеги өнүгүүсү:

Келечекте Жумгал өрөөнүндөгү туз, күрөң көмүр кендерин иштетүү, ири дарыялардын бойлорунда дарылоочу жана эс алуучу жайларды уюштуруу зарыл.

- Мал чарбасында уян жүндүү жана эт багытындагы койлордун башын көбөйтүү менен тоотту көп талап кылган ири мүйүздүү малдардын башын кыскартуу, мөмө-жемиш жана картошка өстүрүүнү колго алуу шарт;

- Соң-Көл заказнигин бекем коргоого алуу жана «видео камераларды» орнотуу менен, жапайы жаныбарлардын башын көбөйтүү, Соң-Көл көлүнүн айланасында заманбап курулуштарды куруу менен туристтерди тартуу жана жайллоо туризмин өнүктүрүү керек;

- Соң-Көлдүү курчап турган тоолордун базасында альпинистик эс алуучу жайларды куруу максатка ылыйык;

- Соң-Көлдүү аймагында чер токойлуу жайыттар аз болгондуктан, уян жүндүү койлор менен ангор тукумундагы эчки өстүрүүгө багыт алуу жана өрөөндөгү сугарууга ыңгайлуу болгон 4,4 мин га жерди өздөштүрүү менен кышында ири мүйүздүү малдарды багууга шарт түзүү керек.

Ортоңку-Нарын үч бөлүктөн (жогорку, ортоңку, төмөнку) туруп, мал чарбасы өнүккөн аймак катары белгилүү.

Келечектеги өнүгүүсү:

- Ак-Талаа районунда жер шартына карап ангор тукумундагы эчки менен уян жүндүү меринос тукумундагы койлордун башын көбөйтүү керек;

- Нарын районун аймагында эт, сүт багытындагы малдардын жана топоздун сапаттык санын көбөйтүү зарыл;

- “Кошой-Коргон”, “Таш-Рабат”, “Тайлак баатырдын күмбөзү” сыйктуу тарыхый жерлерге туристтерди тартуу жана алардагы инфраструктураларды жакшыртуу керек;

- Жаратылыши кооз болгон (Көлмө, Сары-Көл, Жогорку-Нарын, Ак-Шайрак) капчыгайларына туристтерди тартуу менен аймактын тарыхын даңазалоо максаттуу;

- Нарындык ууз-чеберлердин колунан жаралган буюмдарды, элдик каада-салттарды өнүктүрүү менен Нарын коругуна экскурсияларды уюштуруу керек.

- “Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан” темир жолу өтө турган аймактарда системасына таандык мекемелерди курууну колго алуу зарыл.

КОРУТУНДУ

1. Төнгир-Тоонун бийиктик алқактарының калыптануу өзгөчөлүктөрү болуп анын Азиядагы ири тоо системалары менен туташкан абалда жайгашышы, төрт чоң аймактын (Орто Азия чөлдүү, Борбордук Азия чөлдүү, Казакстан талаалуучөлдүү, Памир тоолуу-чөлдүү) ортосунда жайгашышы саналат. Секторлордун калыптануусунда тоо тоомдору негизги фактор болуп, алардын айланасында түзүлгөн атмосфералык фронттордун калыңдыгы жаан-чачындын аз же көп санда түшүшүн аныктайт. Жаан-чачындын санынын айырмачылыктары алқактардын типтеринин (кургакчыл, жарым кургакчыл, орточо нымдуулуктагы, жогорку нымдуулуктагы, ашыкча нымдуулуктагы) калыптанышына негиз болот.

2. Тектоникалык түзүлүшүнүн татаалдыгынан секторлордо жана подсекторлордо изоляттык-жабык алқактар аралашкан абалда фрагмент катары пайда болуп, алардын аралашуусунан алқактык бүтүндүүлүк; кар-мөңгү (кар мөңгү+тоо тундрасы), шалбаа (альп шалбаасы+субальп шалбаасы), токой (токой+токойлуу шалбаа), талаа (талаа+токойлуу талаа), кургак талаа (кургак талаа+жарым чөл+чөл) тибиндеги “алқактык аралашуу-кош алқактуулук” калыптанган, б.а. экспозициялык бүтүн алқактуулук көптөгөн изоляттык-жабык алқактардын топтомунан пайда болгон. Тоо арасындагы өрөөндөрдүн түбүндөгү кургакчыл, жарым кургакчыл типтеги ландшафттар алқактык түзүлүшкө ээ эмес, фрагменттик абалда. Алардын калыптанышында тоолордун көтөрүлүшү «лифттин» кызматын аткарып, тоо этегиндеги өсүмдүктөрдүн генефонду тоо өрөөнүнө карай «сорулуп», өрөөндүн түбүндө чөл жана жарым чөл ландшафттарын калыптанткан. Бул процессте өрөөндөр «шлангдын» кызматын, ал эми кар-мөңгү аймагы «тормоздун» кызматын аткарған.

3. Төнгир-Тоонун секторлорунун жана подсекторлорунун бөлүнүшүндөгү негизги фактор болуп анын континенттин өзөгүндөгү бийик тоолуу өлкөлөр менен туташ жайгашышы, жарым-жартылай кургак аймак болушу, бирдей геологиялык доордо калыптанышы, ар башка тарараптан миграцияланып келген өсүмдүктөрдүн топтолуу борбору болушу, Орто жана Борбордук Азиянын бийиктик алқактарынын кайталанышы, чөлдүү түздүктөрдүн (Тарим, Туран, Казак) ортосунда орун алғандыктан, чектешкен аймактарынын алардын таасиригин астында болушу саналат.

4. Ири тоо системаларына экспозициялык алқак мүнөздүү, ал капитал тоолорунун алқактарынын топтомунун жыйындысы. Каптал алқактар эки же уч изоляттык-жабык алқактардын фрагменттеринин жыйындысы, экспозициялык бүтүн алқактын ичиндеги интраалқак. Өзөгүн байыркы алқактардын «калдыктары» түзөт.“Алқактык аралашуу – Кош алқактуулук” теориясын түзүүдө негизги фактор болуп саналат.

5. Ар бир сектордун өздөрүнө гана мүнөздүү болгон негизги чарбачылык тармактары бар, алардын келечектеги өнүгүү багыттары ар башка. Келечекте секторлордун аймактарында багбанчылык жана дыйканчылык күчтүү өнүгүп, мал чарбасын өстүрүү кыйынчылыкка алып келгендиктен, малдан алынган продукциялардын баасы азыркыга салыштырганда кескин өсүшү күтүлөт. Андыктан малдын башына эмес, сапатына көңүл бурулат. Жайыт өзөктүк

маселеге айланып, антропогендик кысымдын астында миграциялык агым түздүктөн тоого карай жүрөт.

Диссертацияның негизги мазмуну төмөнкү жумуштарда жарыяланган: Монография

1. Матикеев, Т.К. Тенир-Тоонун (Тянь-Шань) жаратылышынын секторлук өзгөчөлүктөрү жана алардын чарбадагы мааниси [Текст] / Т.К. Матикеев. – ОшМУнун “Билим” редакциялық басма бөлүмү. – 2021. – 179 б.ISBN 978-9967-03-424-2 www.library.oshsu.kg Lib.oshsu.kg
2. Матикеев К.М., Матикеев Т.К., Курманали кызы Мира. “Илимдеги кайчылаштыктар” (магистранттар үчүн окуу китеби) [Текст] / Ош шаары “Ризван” басма үйү.– 2022. – 140 б.ISBN 978-9967-18-863-1 www.library.oshsu.kg Lib.oshsu.kg

Web of Seince базаларындагы журналдарда жарыяланган макалалар:

3. Matikeev, T.K., Z. Sherbaeva, B. Satybaliev, U. Isakova, Zh. Abdullaeva The Roleof the Tenir Too Relief Stepsinthe Formationof High-Altitude Belts [Text] / T. K. Matikeev // Open Journal of Geology. – 2020. – №12. – С. 1-9 ISSN 2161-7589 <https://www.webofscience.com/wos/author/record/45742347>
4. Matikeev, T.K., Z. Sherbaeva, B. Satybaliev, U. Isakova, Zh. Abdullaeva Sectoral Featuresofthe Tenir-Too Mountains [Text] / T.K. Matikeev // Journal of Geoscience and Environment Protection. – 2021. – №1. – С. 68 - 74ISSN2327-4344 <https://www.webofscience.com/wos/author/record/45742347>

РИНЦ базасындагы журналдарда жарыяланган макалалар:

5. Матикеев, Т.К. Влияние хозяйственной деятельности на состояние горнолесных ландшафтов высокогорных долин и внутригорных впадин Тенир-Тоо(Тянь-Шань) [Текст] / Т. К. Матикеев // Актуальные проблемы гуманитар. и естеств. наук. – 2016. – Ч. 3, №12 (95). – С. 29-32.ISSN 2073-0071 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27513645>
6. Матикеев, Т.К. ТенирТоонун бийиктик алкактарынын калыптануусунда тосмолуулуктун (барьердуулук) таасири [Текст] /Т.К. Матикеев // Вестник ОшГУ, Сер. биология, химия, география и сел. хоз-во. –2020. –№2. 140-147-б. ISSN 1694-7452 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45576422>
7. Матикеев, Т.К. Тенир-Тоонун климаттык алкактарынын калыптанышында климаттын ролу [Текст] /Т.К. Матикеев// Вестник ОшГУ Сер. биология, химия, география и сел. хоз-во.–2020. -№2. – С.134-139ISSN 1694-7452 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45576421>
8. Матикеев, Т.К. Тенир-Тоонун (Тянь-Шань) аймагын секторлорго бөлүү көйгөйү [Текст] / Т.К. Матикеев // ОшМУнун жарчысы. –2021. –№2. – С. 114-122б. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46232961>
9. Бийиктик алкактардын Тенир-Тоодо (Тянь-Шанда) калыптануу жана жайгашуу мыйзамы. [Текст]/ Т.К. Матикеев, У.М. Камчиев // ОшМУнун жарчысы. –2021. –№2. –С.123-134 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46232962>

- 10.Матикеев, Т.К. ТенирТоонун рельефттик баскычтарынын бийиктик алкактардын калыптанышына тийгизген таасири [Текст] / Т.К. Матикеев, З.Э.Шербаева // Наука. Образование. Техника. Международный научный журнал. –2021. –№1(70). –С.144-149.ISSN 1694-5220 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46525748>
11. Матикеев, Т.К. Орто Азиянын тоолорундагы ландшафтын секторлук маселелери [Текст] / Т.К. Матикеев, З.Э. Шербаева // Наука. Образование. Техника. Международный научный журнал. –2021. –№1(70). –150-155-6.ISSN 1694-5220 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46525749>
12. Матикеев, Т.К. Комплекс внутригорных впадин, котловин и долин Тенир-Тоо(Тянь-Шаня) [Текст] / Т.К. Матикеев, З.Э. Шербаева // Московский экономический журнал, – 2021. –№8. ISSN 2413-046X <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46943114>
13. Матикеев, Т.К. Проблемы формирования высотной поясности гор Тенир-Тоо (Тянь-Шаня) [Текст]/ Т.К. Матикеев, З.Э. Шербаева // РГСУ г. Ош, –2021. – №1(23). –С.95-101 ISSN 1694-5727 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45748595>
14. Матикеев, Т.К. Ландшафтные особенности Чаткальского подсектора Тянь-Шаня [Текст] / Т.К. Матикеев // Бюллетень науки и практика. –2022. Т.8. –№11. –С.142-150ISSN 2414-2948 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49814084>
15. Матикеев, Т.К. Ландшафтные особенности Таласского подсектора Тянь-Шаня [Текст] / Т.К. Матикеев, З.Э. Шербаева, Р.Р. Шаймкулова, У.И. Исакова // Бюллетень науки и практика. –2023. Т.9. –№1. –С.125-130 ISSN 2414-2948 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50113416>
16. Матикеев, Т.К. Тенир-Тоонун (Тянь-Шань) Ак-Сай-Арпа-Сары-Жаз секторунун жана анын подсекторлорунун ландшафтык өзгөчөлүктөрү. Вестник филиала РГСУ в г Ош. 2(28)23 – Филиал РГСУ в г. Ош, №2. 2023–С.128-146ISSN: 1694-5727. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59370625>

Матикеев Талантбек Курманалиевичтин “Төңир-Тоонун (Тянь-Шань) жаратылышынын секторлук өзгөчөлүктөрү жана алардын чарбадагы мааниси” деген темадагы 25.00.23 - физикалык география жана биогеография, топурактын географиясы жана ландшафттын геохимиясы адистиги боюнча география илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: алкактуулук, кош алкактуулук, мозаика, сорулуу, тормоз, шланг, климат, тоо капиталдары, тосмолуулук, инверсия, тоо кыркалары, аба массалары, типтер, фронттор, тоо тоомдору.

Изилдөө объектиси - Түндүк Төңир-Тоонун аймагындагы секторлор менен подсекторлор (Чаткал-Талас, Чүй-Кемин, Ысык-Көл, Ак-Сай, Сары-Жаз-Арпа жана Ички Төңир -Тоо)

Изилдөөнүн предмети- Төңир-Тоонун бийиктик алкактарынын калыптанышынын экологиялык-генетикалык өзгөчөлүктөрүн жана таркалуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн теориялык багытта талдоо.

Изилдөөнүн максаты: Төңир-Тоонун (Тянь-Шань) бийиктик алкактарынын экологиялык-генетикалык өзгөчөлүктөрүн, таркалуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана алкактарынын калыптанышын теориялык жактан негиздөө. Бийиктик алкактардын жаңы схемасын түзүп, аларды типтерге, секторлорго жана подсекторлорго бөлүп кароо.

Изилдөөнүн методдору. Тоолуу аймактардын ландшафттарын изилдөөдө колдонулган картографиялык, математикалык, таяныч пункттук, комплекстүү, салыштырмалуулук ж.б. усулдар ортолоштуруулуп колдонулду.

Илимий жаңылыштар жана келечекте колдонулушу.

• Төңир-Тоонун аймактарын, геологиялык-геоморфологиялык, ландшафттык-алкактык түзүлүштөрүн изилдөөдө жана физикалык географиялык райондоштурууда жаңы багытта жазылган иш. Анда алкактардын бөлүнүү критерийи иштелип чыкты жана “Алкактык аралашуу-Кош алкактуулук” теориясы илимий чөйрөгө сунушталды.

• Бийиктик алкактардын калыптануу мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныкtagан алгачкы иш. Келечекте тоолуу аймактардын ландшафтынын өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө кенири колдонулат.

• Токойлордун генезисин, миграциялык багытын, пайда болгон доорун жана климаттык шарттарын аныкtagан алгачкы илимий иш болгондуктан, аларды пайда болгон мезгилдеги климаттык шартка жакын аймактарга отургузууда маанилүү.

• Алгачкы жолу алкактардын бөлүнүү критерийи далилденип, келечекте тоолуу аймактардын ландшафтын таксономиялык бөлүктөргө бөлүүдө негиз болоору аныкталган.

• Келечектеги калктын санынын көбөйүшүн жана тамак-ашка болгон талаптардын өсүшүн эске алып, секторлордун жана подсекторлордун айыл чарбасынын келечектүү тармактарынын өнүгүшүнө багыт берүүдө маанилүү.

Пайдалануу деңгээли:

Диссертациялык иштин жыйынтыктары жогорку окуу жайларда “Биогеография”, “Климатология”, “Геоморфология”, “Ландшафт таануу”, “Физикалык географиянын проблемалары”, “Орто Азиянын жана Казакстандын физикалык географиясы”, “Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы” дисциплиналарын окутууда колдонулуп, “География”, “Экология” жана “Туризм” багыттары боюнча бакалавр жана магистрлерди даярдоодо изилдөө иштеринде, окуу китечтерин жана окуу-методикалык колдонмоловорду иштеп чыгууда пайдаланылат.

Колдонуу тармагы: айыл чарбасы, билим берүү системасы, гидрогеологиялык, геологиялык, гидрометеорологиялык тармактар.



РЕЗЮМЕ

диссертации Матикеева Талантбека Курманалиевича на тему: «Секторные особенности природы Тенир-Тоо (Тянь-Шань) и их хозяйственное значение» на соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафта

Ключевые слова: поясность, двойная поясность, мозаика, поглощение, тормоз, шланг, климат, горные склоны, барьерность, инверсия, горные хребты, воздушные массы, типы, фронты, горные узлы.

Объект исследования - сектора и подсектора Северного Тенир-Тоо (Чаткал-Талас, Чуй-Кемин, Ысык-Кёл, Ак-Сай-Сары Жаз-Арпа и Внутренний Тенир-Тоо).

Предмет исследования - теоретический анализ эколого-генетических особенностей формирования и закономерностей распространения высотных поясов Тенир-Тоо.

Цель исследования. Теоретическое обоснование эколого-генетических особенностей формирования высотных поясов Северного Тенир-Тоо, закономерностей распространения и формирования поясов. Составление новой схемы высотных поясов, разделение их на типы, сектора и подсектора.

Методы исследования. В работе использованы картографический, математический, опорный, комплексный, сравнительный и другие методы, применяемые при исследовании ландшафтов горных регионов.

Научная новизна и перспективы использования.

• Работа написана в новом направлении в изучении регионов Тенир-Тоо, геолого-геоморфологических, ландшафтно-поясных структур и физико-географическом районировании. В ней разработан критерий деления поясов, и впервые научному сообществу предложена теория «Смещение поясов - Двойная поясность».

• Это первая работа, определяющая закономерности формирования высотных поясов, которая будет широко использована в будущем при исследовании особенностей ландшафта горных регионов.

• Как первая научная работа, определяющая генезис, направление миграции, эпоху формирования и климатические условия лесов, имеет большое значение при посадке их в регионах, близких к климатическим условиям периода их образования.


• Впервые доказан критерий деления поясов и определено, что в будущем он станет основой деления ландшафта горных регионов на таксономические единицы.

• Исследование имеет большое значение в направлении развития перспективных отраслей сельского хозяйства секторов и подсекторов с учетом увеличения численности населения и роста потребностей в продовольствии в будущем.

Уровень использования

Результаты диссертационной работы могут быть использованы при обучении дисциплинам «Биогеография», «Климатология», «Геоморфология», «Ландшафтovedение», «Проблемы физической географии», «Физическая география Средней Азии и Казахстана», «Физическая география Кыргызской Республики» в системе вузовского обучения, в исследовательских работах по направлениям подготовки бакалавров и магистров «География», «Экология», «Туризм», также при разработке учебников и учебно-методических пособий.

Область применения: сельское хозяйство, система образования, отрасли гидрогеологии, геологии, гидрометеорологии.



SUMMARY

of TalantbekKurmanalievich's doctoral dissertation on the topic "Sectoral features of Tenir-Too (Tien Shan) nature and their importance in the economy" for the academic degree of Doctor of Geographical Sciences, specialty 25.00.23 Physical geography and biogeography, soil geography and landscape geochemistry.

Key words: framework; double edging; mosaic; absorption; brake; hose; climate; mountain slopes; the formation of the framework; let; inversion; mountain ranges; air masses; types.

Research object: The ecological and genetic features of the formation and distribution patterns of the Northern Tenir-Too high-altitude belts were analyzed.

Subject of research: Theoretical analysis of the ecological and genetic features of the formation and distribution patterns of the Northern Tenir-Too high-altitude belts.

Purpose of the research: theoretical substantiation of ecological and genetic features, patterns of distribution and formation of the Tenir-Too highlands (Tien Shan). Making changes to the existing stencil scheme of physical-geographical zoning of elevation frames, dividing them into types, sectors and subsectors.

Research methods: The following methods were used to study mountain landscapes as cartographic, mathematical, reference, complex, comparative, etc.

The scientific novelty of the research: The study revealed the importance of physical and geographical zoning of Tenir-Too from the point of view of geological-geomorphological, landscape-frame structures;

- Since this is the first study in determining the patterns of high-altitude belts formation, it is important to further study the features of the mountainous areas;

- In the future, the importance of afforestation was confirmed, taking into account their genesis, migration orientation, epoch of occurrence and climatic conditions in areas close to the first climatic conditions;

- It was noted that the proposed theory of "Belt Mixing - Belt Duality" is a new direction in Physical Geography, which will be important in the future when dividing mountain landscapes into taxonomic parts.

- Considering future population growth and increasing demand for food, it is proposed to use sectors and subsectors to manage priority agricultural sectors.

Practical significance: the research results can be used in the field of scientific research, in the education system, in geography lessons in the specialties "Biogeography", "Climatology", "Geomorphology", "Landscape Science", "Geography of Kyrgyzstan", "Problems of Physical Geography", and also when writing qualifying works for bachelor's and master's theses in geography, ecology and tourism at Osh State University.

Application area: agriculture, education, hydrogeology, engineering geology, hydrometeorology.

